

**2024-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына
чейинки мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинде жана анын ведомстволук
мекемелеринде бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик
аудити жөнүндө
Отчет**

2025-жылга Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитордук иш планына жана 2025-жылдын 21-июлундагы № 06-1/439 буйругуна ылайык, аудитор П.С. Батировдун жетекчилиги алдында, башкы мамлекеттик инспектор З.С. Солпуева, мамлекеттик инспекторлор А.Н. Абдрахманов, К.З. Төрөбеков, Д.Р. Авазов, А. Жанибек уулу, Б.К. Парпиев, Н.К. Жолдошов, А. Омурзаков жана Эсептөө палатасынын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик инспекторлору тарабынан 2024-жылга карата Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинде жана анын ведомстволук мекемелеринде бюджеттин аткарылышына шайкештик аудити жүргүзүлгөн.

Жооптуу тарап жана аудит субъектиси

Ушул аудитке карата жооптуу тарап жана аудит субъектиси болуп Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (мындан ары – Министрлик) эсептелет.

Жетекчиликтин жоопкерчилиги

Министрликтин жетекчилиги бюджеттик жана атайын каражаттардын тескелишине жана мыйзам чегинде ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга жоопкерчилик тартат.

Аудитордун жана аудитордук топтун милдеттери

Аудитордун жана аудитордук топтун милдети Министрликтин жана анын ведомстволук мекемелеринин иши аудиттин критерийлерине ылайык келүүсүнө, жүргүзүлгөн аудиттин негизинде тиешелүү корутундуларга өз алдынча келүү болуп саналат. Аудит корутундуларды тастыктоо үчүн жетиштүү далилдерди алуу үчүн жол-жоболорду аткарууну камтыйт. Аткарылган жол-жоболор аудитордун кесипкөй чечимине, анын ичинде алдамчылыктын же катанын кесепетинен жол берилген олуттуу ылайык келбөөчүлүк тобокелдигине баа берүүгө көз каранды. Аудит чогултулган аудитордук далилдер ушул отчетто баяндалган корутундулар үчүн негизди камсыз кылуу үчүн жетиштүү жана ылайыктуу болуп саналат деп эсептейт.

Аудиттин предмети

Аудиттин предмети болуп, укуктуу белгилөөчү ченемдик документтерде бекитилген милдеттерге жана максаттарга Министрликтин ишинин шайкеш келишин изилдөө болуп эсептелет.

Аудиттин көлөмүнө киргизилген маселелер:

- бюджеттик жана атайын каражаттардын чыгымдар сметасынын тузулушу жана аткарылышы;
- штаттык ырааттамалардын, эмгек акы төлөө шарттарынын сакталышы жана Социалдык фонддун төгүмдөрүнүн чегерилиши;

- транспорттук каражаттардын лимиттеринин сакталышы жана транспорттордун пайдаланылышы;
- ижара мамилелери;
- товардык-материалдык баалуулуктардын жана негизги каражаттардын эсебин жүргүзүү;
- мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобонун талаптарынын аткарылышы;
- “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын сакталышы;
- курулуш-куроо жана оңдоо иштери;
- башка бузуулар жана кемчиликтер;
- дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти.

Аудиттин критерийлери

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
- “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдору:
 - ✓ 2022-жылдын 30-мартындагы № 182 “Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”;
 - ✓ 2022-жылдын 30-мартындагы № 181 “Билим берүү системасынын педагогикалык жана айрым категориялардагы кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө”;
 - ✓ 2022-жылдын 1-августундагы № 433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору:
 - ✓ 2008-жылдын 26-августундагы № 471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруу тартиби жөнүндө”;
 - ✓ 2015-жылдын 27-апрелиндеги № 258 “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө жобону жана Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын типтүү тизмегин (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) бекитүү жөнүндө”;
 - ✓ 2017-жылдын 29-сентябрындагы № 626 “Казыналыктын бирдиктүү эсеп системасындагы атайын жана депозиттик эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө”;
 - ✓ 2018-жылдын 12-июнундагы № 281 “Кыргыз Республикасында чарбакер субъекттердин жана бюджеттик мекемелердин кассалык операцияларды жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 194 токтому менен бекитилген, “Эпидемиялар менен күрөшүү жана алардын алдын алуу иш-чараларын жүргүзүүгө түшкөн каражаттарды сарптоо тартиби жөнүндө” жобо;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген, “Бюджеттик мекемелерди финансылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражатта калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” нускама;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-б “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругу;

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2022-жылдын 11-апрелиндеги № 437 буйругу менен бекитилген, “Саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринин тарификациясын жүргүзүү тартиби жөнүндө” нускама;

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин ишин жөнгө салуучу башка ченемдик-укуктук актылар.

Ишти аткарууда колдонулган аудиттин стандарттары

Иш INTOSAI аудитинин негизги принциптерине жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2021-жылдын 29-мартындагы №01-26/56 токтому менен бекитилген Шайкештик аудити боюнча колдонмого ылайык жүргүзүлдү.

Этикалык талаптарга шайкеш келүү

Аудиттин эл аралык стандарттары этикалык ченемдердин сакталышын, ошондой эле, аудиттин предмети анын бардык олуттуу аспектеринде мыйзам чыгаруучу жана жөнгө салуучу ченемдерге ылайык келгендиктен, негиздүү ишеним алуу үчүн аудит өткөрүүнү жана пландаштырууну талап кылат.

Аткарылган иштерди кыскача баяндоо

Ушул аудиттин жүрүшүндө Министрлигинин ишине тиешелүү болгон ченемдик-укуктук актылар, ошондой эле ички ченемдик документтер колдонулду. Тобокелдиктин белгиленген деңгээлдеринин негизинде, аныкталган тандоо көлөмүнө ылайык маселелердин аудити жүргүзүлдү.

Аудит жүргүзүү мезгилинде каржылоону бөлүштүрүүчүлөр болуп төмөндөгүлөр эсептелген:

- Министр: 2023-жылдын 13-сентябрынан тартып 2025-жылдын 3-февралына чейин Бейшеналиев А.С., 2025- жылдын 7-февралынан тартып ушул күнгө чейин Чечейбаев Э.М.;

- Финансы саясаты башкармалыгынын начальниги: 2022-жылдын 11-февралынан тартып бүгүнкү күнгө чейин Раимбаева А.А.

Корутунду

Аудит тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын натыйжасында, төмөнкү жазылган жагдайларды кошпогондо, Министрлик тарабынан бюджеттин

аткарылышы маанилүү аспекттеринде мыйзам талаптарына (белгиленген аудиттин критерийлерине) шайкеш келери аныкталды.

Мурдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча жазма буйруктарынын жана сунуштамаларынын аткарылышы

2023-жылга карата бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудитинин жыйынтыктары боюнча берилген 36 пункттан турган жазма буйруктун (2025-жылдын 13-февралындагы № 01-20/7) 22 пункту аткарылган, 10 пункту жарым-жартылай аткарылган, 4 пункту аткарылган эмес. Калыбына келтирүүгө тийиш болгон 61 278,7 мин сомдон, 2 580,5 мин сом калыбына келтирилген. Калыбына келтирилбеген сумманын калдыгы 58 698,2 мин сом түзөт.

2023-жылга карата Министрликте жана анын ведомстволук мекемелеринде бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудитинин жыйынтыктары боюнча берилген 30 пункттан турган сунуштаманын (13.02.2025-жылдагы № 01-20/6) 27 пункту аткарылган, 2 пункту жарым-жартылай аткарылган, 1 пункту аткарылган эмес.

Сунуштама

2023-жылга карата бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудитинин жыйынтыктары боюнча берилген жазма буйруктун аткарылбаган жана жарым-жартылай аткарылган пунктарынын толугу менен аткарылышы камсыздалсын жана 58 698,2 миң сом өлчөмүндөгү калдыгы калыбына келтирилсин.

Сунуштаманын аткарылбаган бардык пункттарын аткаруу боюнча иш-чаралар көрүлсүн.

Министрлик жөнүндө жалпы маалымат

Министрликтин Жобосу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 249 токтому менен бекитилген.

Министрлик саламаттык сактоо чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу жана ишке ашыруучу жана башкарууну жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы болуп саналат.

Министрликте жалпысынан 258 ведомстволук мекеме бар, анын ичинде:

- Биринчи медициналык-санитардык жардам – 97 мекеме;
- Жалпы профилдеги жана адистештирилген ооруканалар – 58 мекеме;
- Санаторийлер жана калыбына келтирүүчү дарылоо борборлор – 14 мекеме;
- Кан куюу станциялары – 6 мекеме;
- Санитардык-эпидемиологиялык станциялар, карантиндик жана коркунучтуу инфекциялар борборлору, СПИДге каршы күрөшүү борборлору – 42 мекеме;
- Балдар үйлөрү – 4 мекеме;
- Билим берүү – 14 мекеме;
- жана башка мекемелер – 23 мекеме.

Министрлик тарабынан мамлекеттик инвестициялоо долбоорлору

“Саламаттык сактоо жана социалдык коргоо 3, 4, 5” долбоору. Долбоордун максаты: Мамлекеттик сектордогу каржылык башкаруу системасын бекемдөө. Бул долбоордун алкагында 2020-жылдын 5-июнунда жалпы суммасы 699,0 миң евро болгон келишимге ылайык, Oxford Policy Management Limited консалтинг компаниясы менен келишим түзүлгөн.

Дүйнөлүк банктын **Кыргыз Республикасында биринчилик медико-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасынын** долбоору боюнча төлөмдөргө байланышкан индикаторлорду баалоо үчүн көз карандысыз текшерүүчү агенттиктин консультациялык кызматтары көрсөтүлүүдө. Бул кызматтардын алкагында 2024-жылы KfW банкы тарабынан түз төлөмдөр 239,36 миң евро суммасында ишке ашырылган.

“Кургак учук менен күрөшүү – V” долбоору. Долбоордун максаты: Ар кандай түрдөгү кургак учукту диагностикалоо жана дарылоону жакшыртуу максатында Бишкек шаарындагы шаардык кургак учукка каршы оорукананын курулушу, толук медициналык жана лабораториялык жабдуу, ошондой эле эмерек менен камсыздоо.

Оорукананын жалпы аянты 6 590,9 чарчы метр, 128 керебетке эсептелген, анын ичинен 48 керебет көп дарыга туруктуу кургак учукту (КДТ КУ) дарылоо үчүн арналган.

Бул долбоордун алкагында GITEC-IGIP GmbH консалтинг компаниясы менен 2015-жылдын 29-сентябрында жалпы суммасы 1 215,6 миң евро болгон келишим ишке ашырылууда.

2024-жылы KfW банкы тарабынан жалпы суммасы 214,27 миң евро түзгөн түз төлөмдөр ишке ашырылган:

- Медициналык жабдууларды (Радиология жана ЖАР бөлүмү үчүн) жана медициналык эмеректерди сатып алуу ОсОО “Лидер Медикал” тарабынан 2022-жылдын 2-сентябрындагы келишимдин негизинде жүргүзүлгөн — айып санкцияларын (9 354,32 евро) эсепке алуу менен 70 937,08 евро өлчөмүндөгү акыркы төлөм 2024-жылдын июль айында жүргүзүлгөн.

- Консультациялык кызматтар — Долбоорду бүтүрүү жөнүндө отчет жактырылгандан кийин 69 893 евро өлчөмүндөгү ортоңку төлөм 2024-жылдын июль айында жүргүзүлгөн.

- Консультациялык кызматтар — Жыйынтык отчет жактырылгандан кийин 73 441,42 евро өлчөмүндөгү акыркы төлөм 2024-жылдын ноябрь айында жүргүзүлгөн.

“Эне жана баланы коргоо IV-V” долбоору. Долбоордун максаты: Кыргыз Республикасынын аялдардын кош бойлуулуктагы патологиялары менен жабыркаган учурларын жана патологиясы бар жаңы төрөлгөн наристелерди дарылоо сапатын жогорулатуу, жаңы Перинаталдык борбордун имаратын куруу жана жабдуулар менен камсыздоо.

Бул долбоорду 2013-жылдан 2024-жылга чейин эл аралык консалтинг компаниясы RRP International Hospital Planners ишке ашырган. 2024-жылдын

октябрь айынан баштап, Кыргыз Республикасындагы Бишкек шаарынын ОсОО “Аванко” компаниясы жооптуу болду.

2024-жылы KfW өнүктүрүү банкы тарабынан түз төлөмдөр жүргүзүлдү:

- Консалтинг кызматтары үчүн 2024-жылдын 13-декабрында долбоордун консультантына биринчи төлөм катары 54,6 миң евро берилди.

Медициналык жабдууларды жеткирүү боюнча:

- “Медикс Интернешнл” компаниясына – кислород станциясын орнотуу үчүн акыркы төлөм 144,0 миң евро (жеткирүү, орнотуу, тестирилөө жана ишке киргизүү, окутуу аяктаган соң) 2024-жылдын 17-декабрында жасалган. Орнотулган жабдуулар үчүн акыркы төлөм 129,75 миң евро (жеткирүү, орнотуу, тестирилөө жана ишке киргизүү, окутуу аяктаган соң) 2024-жылдын 18-декабрында.

- “МЦ Кокомерен” – диагностикалык жабдуулар үчүн акыркы төлөм 524,8 миң евро (жеткирүү, орнотуу, тестирилөө жана ишке киргизүү, окутуу аяктаган соң) 2024-жылдын 18-декабрында.

- “Медитек” – ЦСО үчүн медициналык жабдуулар (муздаткычтар жана кир жуугуч техника) үчүн 124,2 миң евро төлөндү (июнь айында 112,6 миң евро, декабрь айында 11,6 миң евро бөлүнгөн).

2024-жылы жалпы 977,4 миң евро төлөнгөн.

“Эне жана баланы коргоо программасы VI-VIII Ош шаары” долбоору Министрлиги менен KfW банкынын ортосундагы келишимдин алкагында ишке ашырылууда. Долбоор боюнча 2021-жылдын 9-сентябрында консультативдик компания Management4health AG менен жалпы суммасы 2 488,5 миң евро болгон жана 60 айлык мөөнөткө эсептелген контракт түзүлгөн. Долбоордун максаты — Кыргызстандын түштүк регионундагы аялдар менен балдардын базалык жана сапаттуу, эл аралык стандарттарга жооп берген, туруктуу каржылануучу медициналык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу үчүн Ош шаарында Перинаталдык борбор куруу жана жабдуу. 2024-жылы KfW банкы тарабынан 193,5 миң евро өлчөмүндө түз төлөмдөр жүргүзүлгөн.

“Эне жана баланы коргоо программасы VI-VIII Талас шаары” долбоору Министрлиги менен KfW өнүктүрүү банкынын ортосундагы келишимдин алкагында ишке ашырылууда. Долбоор боюнча 2021-жылдын 9-сентябрында жалпы суммасы 1 899,7 миң евро болгон, 54 айлык мөөнөткө эсептелген келишимге ылайык, консультативдик кызмат көрсөтүүчү management4health AG компаниясы менен иш алып барылууда. Долбоордун максаты — Талас облустук төрөт үйүн модернизациялоо, тактап айтканда, перинаталдык корпусту куруу жана жабдуу аркылуу Талас шаарынын жана Талас облусунун аялдары менен балдарына сапаттуу, эл аралык стандарттарга жооп берген медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу. 2024-жылы KfW банкы тарабынан 295,5 миң евро түзгөн түз төлөмдөр жүргүзүлгөн.

“Бишкек шаарынын медициналык тез жардамынын шаардык клиникалык балдар ооруканасы үчүн жаңы корпусту куруу”, келишим №4/697, донор - Сауд өнүктүрүү фонду. Долбоордун максаты: “Балдарга

жеткиликтүү, стационардык деңгээлде кечиктирилгис, өз убагында, адистештирилген жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү”.

Бул долбоор “Saudi Consult” консалтинг компаниясы менен түзүлгөн келишимдин (22.10.2018) негизинде ишке ашырылууда, жалпы суммасы 1 590,3 миң АКШ доллары. Консалтинг кызматтарына ошондой эле долбоорду ишке ашыруу тобун түзүү (ГРП) аркылуу институционалдык колдоо кирет. Долбоорду ишке ашыруу тобунун келишим суммасы 245,6 миң АКШ доллары, жалпы сумма -1 835,95 миң АКШ доллары.

2024-жылы Сауд өнүктүрүү фондуна караштуу банк аркылуу “Saudi Consult” компаниясына 363,3 миң АКШ доллары жана Долбоорду ишке ашыруу тобуна 55,2 миң АКШ доллары түздөн-түз төлөмдөр ыкмасы аркылуу жүргүзүлгөн, жалпы сумма 418,5 миң АКШ доллары.

Консалтинг кызматтарына төмөнкү иштер кирет:

- Толук инженердик долбоорду иштеп чыгуу (долбоордук-сметалык документтер);
- Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдары менен экспертиза өткөрүү;
- Тендердик документтерди түзүү, сунуштамаларды баалоо жана негизги подрядчыны тандоо;
- Долбоорду ишке ашырууну көзөмөлдөө, анын ичинде жабдууларды орнотуу.

Саламаттык сактоо жаатындагы региондук коопсуздукту чыңдоо боюнча долбоору Азия өнүктүрүү банкы (АӨБ) тарабынан каржыланат. Долбоорун максаты — Кыргыз Республикасында коомдук саламаттыкты жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү региондук коопсуздукту бекемдөө, лабораториялардын жана чек арадагы оорукана кызматтарынын интеграцияланган тармагын өнүктүрүү аркылуу.

Долбоорунун жыйынтыгы — Чүй жана Ош облустарында жайгашкан долбоор аймагында лабораториялык жана оорукана кызматтарынын натыйжалуу көрсөтүлүшүн кеңейтүү.

2024-жылдын 28-августунда АӨБден 0,5 млн АКШ доллары өлчөмүндө биринчи аванс төлөмү алынган. Анын ичинен 0,1 млн АКШ доллары гранттык каражаттарды, ал эми 0,4 млн АКШ доллары насыя каражаттарын түзөт.

Эсептик мезгилде насыя каражаттарынан чыгымдар болгон эмес. Гранттык каражаттардан төмөнкүдөй төлөмдөр жүргүзүлгөн: ДИАБ (ОРП) кызматкерлеринин айлык акылары үчүн 5 058,0 миң сом, ал эми башка товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга 113,9 миң сом сарпталган.

Министрликтин программалык бюджетинин аткарылышы

Министрликтин 2024-жылга бюджетин “Кыргыз Республикасынын бюджетинин 2024-жылга жана 2025-2026 жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-тиркемеси менен программалык форматта бекитилген жана анын ичинде бюджеттик иш-чаралар, каржылоо, пайдалуу жыйынтык индикаторлору жана максаттуу маанилүүлүктөр камтылган.

Стратегиялык максаттар жана сектордун тапшырмалары

миң сом

	Аталыштары	Бекитилген бюджет	Такталган бюджет	Кассалык чыгым	%
1	Пландоо, башкаруу жана администрациялоо (тескөө)	228 533,30	250 397,50	228 209,17	91,0
2	Коомдук саламаттык сактоо	1 783 953,10	1 978 043,60	1 787 502,33	90,0
3	Саламаттык сактоо кызматтарынын көрсөтүлүшүн уюштуруу	4 540 230,60	5 615 240,10	5 214 424,13	93,0
4	Саламаттык сактоо жаатындагы медициналык билим берүү жана адамдык ресурстарды башкаруу	819 268,40	857 020,00	771 949,84	90,0
5	Баштапкы медициналык-санитардык жардам кызматтарын көрсөтүү		4 918 923,60	4 768 023,75	97,0
6	Медициналык мекемелердин стационардык денгээлде кызмат көрсөтүүсү		7 144 557,50	6 893 056,79	96,0
7	Жеңилдетилген гемодиализ дарылоосуна жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу		1 572 515,50	1 377 024,37	88,0
	Баардыгы	7 371 985,40	22 336 697,80	21 040 190,38	94%

Аныкталды жана корутунду

Министрликке жана анын ведомстволук уюмдарына 2024-жылы такталган программалык бюджеттин көлөмү 22 336 697,80 миң сомду түзгөн, ал эми бюджеттин аткарылышы 21 040 190,38 миң сом болгон же 94% түзгөн.

Бюджеттин аткарылбаганды боюнча бирден-бир себептери бул өз убагында сатып алуулар жана берүүчүлөр тарабынан товарларды жеткирип берүүнүн кечиктирилишине байланыштуу болгон.

Программалардын ичинен төмөнкү көрсөткүчтү Жеңилдетилген гемодиализ дарылоосуна жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу программасы түзгөн, себеби гемодиализ кызматын көрсөткөн мекемелердин декабрь айында көрсөткөн кызматынын акысы январь айында төлөнүп берилет.

Сунуштама

Министрликтин жана анын ведомстволук уюмдарынын бюджетинин аткарылбаган себептери боюнча иш- чаралар жүргүзүлсүн.

Министрликтин бюджеттик жана атайын каражаттарынын чыгымдар сметасынын аткарылышы

“2024-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетти жана 2025-2026-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, Министрликтин такталган бюджетти **22 377,5 млн сомго** бекитилген. Бюджеттин аткарылышы 20 907,2 миң сом болгон же 93,4% түзгөн.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (саламаттык сактоонун аппараты жана ведомстволук мекемелери)

млн сом

Аталышы	Бекитилген план	Такталган план	Аткаруу	% аткарылышы
Бардыгы	8 095,3	22 377,5	20 907,2	93,4
Бюджеттик каражаттар	5 561,4	19 734,9	18 923,3	95,8
Атайын эсептин каражаттары	955,8	1 763,4	1 369,1	77,6
Мамлекеттик инвестициялар	1 578,1	879,2	614,8	69,9
Борбордук аппарат	113,7	106,0	100,0	94,3
Бюджеттик каражаттар	93,7	105,6	99,7	94,4

Атайын эсептин каражаттары	20,0	0,3	0,3	100
Саламаттык сактоонун ведомстволук мекемелери	6 403,4	21 392,3	20 186,4	94,3
Бюджеттик каражаттар	5 463,7	19 629,3	18 823,6	95,8
Атайын эсептин каражаттары	935,8	1 763,0	1 368,8	77,6

Бюджеттик чыгашалардын көбөйүшү негизинен республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна которулган каражаттарды (10 500 млн. сом) кайра бөлүштүрүү менен шартталган. Ошондой эле, алыскы райондордогу талап кылынган адистиктеги дарыгерлерге, тез жардам дарыгерлерине компенсация төлөп берүүдөн жана 1-сентябрдан тарта медицина кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуудан (1 749,37 млн. сом) келип чыккан.

Министрликке караштуу билим берүүнүн ведомстволук мекемелери боюнча 2024-жылга такталган бюджет 839,6 млн сом, бюджеттин аткарылышы 757,2 миң сом болгон же 90,1% түзгөн.

млн сом				
Аталышы	Бекитилген план	Такталган план	Аткаруу	% аткарылышы
Бардыгы:	854,8	839,6	757,2	90,1
бюджеттик каражаттар	570,5	520,3	501,0	96,3
атайын эсептин каражаттары	284,3	319,3	256,2	80,2

Министрликтин жалпы бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

Аныкталды жана корутунду

Министрлик жана анын ведомстволук мекемелери боюнча 2025-жылдын 1-январына карата 37121 ведомстволук классификация боюнча бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматга ылайык, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 21-беренесинин 3-пунктунун талаптарын бузуу менен, саламаттык сактоо уюмдарына кайрылган бейтаптар толук кандуу дары- дармектерди, медициналык керектелүүчү буюмдар менен камсыздандырылбаганын далилдейт жана саламаттык сактоо уюмдарынын атайын эсептеринде максатына жетпей, зарыл болгон дары-дармектерге, медициналык керектелүүчү буюмдарга, медициналык жабдууларга, имараттарды оңдоп куруу иштерине каралган бюджеттик каражаттар саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчиликтери тарабынан тийиштүү иш алып барылбагандыгынын, бюджеттик каражаттардын саламаттык сактоо уюмдарынын бюджеттик каражаттарга муктаждыгына талдоо жүргүзүлбөстөн, бюджеттик каражаттын каржылоосунун натыйжасында мекемелеринин жеке эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктарынын (эмгек акы, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жана пайдалануу, коммуналдык кызмат, транспорттук кызмат, дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу) суммасы **295 372,9 миң сом** калдык болуп максатына жетпей өздөштүрүлбөй калган жана 2025-жылдын башында бюджетке кайтарылып берилген.

Сунуштама

Министрликтин жетекчилиги тарабынан саламаттык сактоо **уюмдарын**

бюджеттик каржылоодо, бюджеттик каражаттарга муктаждыгына талдоо жүргүзүү менен каржыланып, тийиштүү чаралар колдонулсун.

Мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында дары пакети

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-мартындагы №65 Жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 24-июнундагы №367-т тескемесинин негизинде, Министрликтин 2024-жылдын 10-июнундагы №752 “Саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо жөнүндө” буйругу чыккан.

Аталган буйруктун жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 21-сентябрындагы №493 “Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасын бекитүү жөнүндө” токтомунун негизинде, жеңилдетилген рецепттер боюнча дары каражаттары төмөнкү ооруларда Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда жазылган жана каттоодо турган пациенттерге дарыкана тармагы аркылуу берилет: параноялык шизофрения, түрдүү генездеги аффективдүү бузулуулар, эпилепсия, бронхиалдык астма, гипертониялык оору, терминалдык стадиядагы онкологиялык оорулуулар.

Аталган программанын негизинде Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун аймактык фонддору Кыргыз Республикасынын аймактарында жайгашкан даарыканалар менен түзүлгөн келишимдердин негизинде Министрликке реестрдин кыскача эсебин тапшырып, министрлик тарабынан болжол менен 170 даарыканага 28 606,1 миң сом төлөм өткөрүлгөн.

Гемодиализ (жеке уюмдарга гемодиализ кызматы үчүн төлөм)

Министрликтин 2024-жылдын 29-августундагы №931 “Мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдары жана жеке менчик гемодиализ борборлору менен диализ кызмат көрсөтүү боюнча Типтүү келишимди бекитүү жөнүндө” буйругунун негизинде, бешинчи баскычтагы өнөкөт бөйрөк оорусу менен ооруган бейтаптар үчүн көрсөтүлгөн диализ кызматтардын Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фонду тарабынан берилген эсеп-реестрлерине ылайык жеке гемодиализ борборлоруна 2024-жылдын 16–30-июну менен 2024-жылдын 1–15-декабры аралыгында жалпы 208 721 сеанс же болбосо 36 758 пациент үчүн 1 345 090,5 миң сом төлөмдөр жүргүзүлгөн.

Кирешелердин түзүлүшү жана атайын эсептин каражаттарынын пайдаланылышы

Аныкталды жана корутунду

Министрликте жана анын ведомстволук мекемелеринин атайын каражаттарынын эсептик сметунда 2024-жылдын 1-январына карата 161 549,9 миң сом калдык калган, 2024-жылга атайын каражаттын киреше сметасы, жыл ичинде такталган сметага өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен 1 921 103,3 миң сомго бекитилген, жыл ичинде 1 814 854,4 миң сом киреше алынган, бирок саламаттык сактоо уюмдары боюнча такталган сметага салыштырмалуу 67 080,7 миң сомго ашыкча аткарылып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-сентябрындагы №626 токтому (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 31-майындагы №302 токтомунун негизинде күчүн жоготту) менен бекитилген, “Казыналыктын бирдиктүү эсеп

системасындагы атайын жана депозиттик эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө” жобонун 1-тиркемесинин 7-пунктуна шайкеш келбеген шартта, сметаларды жана билдирүү маалымкаттарын бекитүү "IS казна" программасы аркылуу таризделбестен, бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган эмес.

2024-жылдын 31-декабрына карата калган калдык 351 079,2 миң сомду түзөт.

Сунуштама

Атайын эсептин каражаттарынын бекитилген сметадан сырткары алынган кирешелери, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 31-майындагы №302 токтому менен бекитилген, “Бирдиктүү казыналык эсеп системасындагы атайын эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, билдирүү маалымкаттарын бекитүү "IS казна" программасы аркылуу таризделсин, бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылсын.

Ченемдик-укуктук актыларга ылайык эмгек акынын жана башка төлөмдөрдүн, штаттык ырааттаманын жана эмгек акы фондунун түзүлүшү

Аныкталды жана корутунду

149 каржылануучу саламаттык сактоо уюмдарында бардыгы 75 259,5 штаттык бирдик бекитилген, республика боюнча саламаттыкты сактоо уюмдарында иштеген адамдардын саны 58 186,0 адамды түздү, бул бекитилген штаттардан 17 073,5 штаттык бирдикке аз (бекитилген штаттардын 77,31%). Ошол эле учурда, аудит саламаттык сактоо уюмдарында физикалык жактан ээлеген штаттык бирдиктердин бекитилген штаттык кызматкерлерге катышы ар кандай экендигин белгилейт.

Саламаттык сактоо уюмдарында штаттан тышкары эмгек келишимдин негизинде кабыл алынган кызматкерлерге 20,2 млн сом эсептелинип кошумча чыгымга алып келген.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-мартындагы №182 “Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому менен саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары, анын ичинде Эмгекке катышуу коэффициенттери (мындан ары - ЭКК) - уюмдун ишинин жалпы натыйжаларына ар бир кызматкердин эмгектик салымын жалпыланган сапаттык жана сандык баалоо белгиленген. Эмгек акы төлөө шарттарында каралган ЭКК төлөө, 2024-жылы саламаттык сактоо уюмдары консолидацияланган фонддун каражаттарын үнөмдөөнүн эсебинен кошумча эмгек акы аркылуу жалпы суммасы 1 425,8 млн сом эсептелинген, анын ичинде 1 179,8 млн сом кошумча эмгек акыны жана Социалдык фондго чегерүүлөр 246,0 млн сомду түзгөн.

Бош орундардын болгону, саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кызматкерлердин (дарыгерлердин жана медициналык

айымдардын) жетишпегендигинин кесепетинен, бейтаптардын сапаттуу дарылануусуна терс таасирин тийгизүүдө.

Жогорку медициналык окуу жайларында - 1724, орто кесиптик окуу жайларында 8145 бүтүрүүчүлөр болгонуна карабастан, 2024-жылы саламаттык сактоо уюмдарында медициналык, орто медициналык жана башка кызматкерлердин бош орундары сакталып келет.

2024-жылдын аягына бош 17 073,5 штаттык бирдиктин болушунун негизги себептери болуп, медициналык кызматкерлерди жумушка алуу тартиби боюнча бирдиктүү саясаттын жоктугу эсептелет. Мисалы, бош орундардын тизмеси же жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалыматтар, жумушка алуу тартиптери жарыяланбайт, төлөнө турган эмгек акылары боюнча толук маалымат берилбейт.

Сунуштама

1. Калкка көрсөтүлүүчү медициналык кызматтын сапатын жогорулатуу максатында кызматкерлерди штаттык бирдик менен толуктоо боюнча чечкиндүү чаралар көрүлсүн, анын ичинен:

- Ар бир бөлүм боюнча иш жүгүн, калктын саны жана оорулардын структурасын эске алуу менен штаттык нормативдерге ылайык анализ жүргүзүү;
- Жетишпеген кызмат орундарын аныктап, кадрдык тартыштыктын картасын түзүү;
- Кызматкерлердин жетишсиздигинен жаралган көйгөйлөрдү электрондук системалар аркылуу каттоо.

2. Саламаттык сактоо уюмдарына медициналык, орто медициналык жана башка кызматкерлерди жумушка кабыл алууда бирдиктүү саясат жүргүзүү боюнча атайын программалар кабыл алынсын.

3. Саламаттык сактоо уюмдарында бош орундардын болгондугуна байланыштуу төлөө шарттарын анын ичинен кошумча эмгек акы - эмгекке катышуу коэффициенти боюнча төлөө тартиби, зарыл болгон учурда ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен, кайра каралып чыксын.

Аныкталды жана корутунду

“Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 162-беренесине ылайык, бюджеттик негизде окуп чыккан медициналык окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы берген жолдомо боюнча региондордо кеминде эки жыл иштеп берүүгө милдеттүү. Жолдомо боюнча иштөөдөн баш тарткан бүтүрүүчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте окутууга кеткен чыгымдын ордун толтуруп бергенден кийин ишке эркин орношконго укуктуу болот.

Аудит учурунда берилген маалыматтарга ылайык, Министрликтин 2023-жылдын 6-июнундагы № 701 “2023-жылдагы бюджеттик окуунун бүтүрүүчүлөрүн жана ординаторлордун бөлүшүтүрүү боюнча комиссиянын курамдарын бекитүү жөнүндө” буйругунун негизинде, жогорку медициналык

окуу жайларында 2023-2024-окуу жылында жалпы 346 ординатор окуп бүтүп, анын ичинен 73 ординатор тарабынан жогоруда аталган мыйзамдын негизинде жолдомо боюнча региондордо кеминде эки жыл иштеп берүүгө милдеттүү бөлүгүнүн талаптары аткарылбай, аларды окутууга кеткен бюджеттик чыгымдардын болжолдуу суммасы **12 658,2** миң сомду түзгөн. Белгилей кетсек, учурда окуу акысын кайтаруу тартиби жок.

Сунуштама

1. Бүтүрүүчүлөр дайындалган (жетектөө) орду боюнча иштөөдөн баш тарткан учурда окуу акысын төлөп берүүнүн тартибин иштеп чыгуу демилгеленсин.

2. Жогорку медициналык окуу жайларында 2023-2024-окуу жылындагы 73 бүтүрүүчү жолдомо менен иштөөдөн баш тарткандыгы боюнча, аларга даярдоого кеткен болжолдуу суммасы 12 658,2 миң сом чыгымдардын ордун толтуруу маселеси каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-июнундагы №355 токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын жогорку жана кесиптик орто билим берүүчү билим берүү уюмдарынын мамлекеттик билим берүү гранттары жана бюджеттик орундары жөнүндө” Жобонун 16-пунктунда “Бюджеттик каражаттардын эсебинен окуган же жогорку жана кесиптик орто билим алган Кыргыз Республикасынын жарандары жободо көрсөтүлгөн учурларда мамлекеттик билим берүү грантынын, бюджеттик орундун өлчөмүндө билим берүү уюмунун адисти даярдоого чыгымдарынын ордун толтурууга милдеттүү” деп көрсөтүлгөн.

Ошондой эле, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын (м.а. – Академия) типтүү келишиминин 5.1-пунктуна ылайык, бюджеттик каражаттардын эсебинен жогорку кесиптик студенттер, адисти даярдоого кеткен мамлекеттик билим берүү грантынын, бюджеттик орундардын көлөмүндө билим берүү уюмуна чыгымдарды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда студенттердин катарынан чыгарылган учурда чыгымдалган бюджеттик каражаттарды ордуна келтирүүгө милдеттүү деп көрсөтүлгөн.

Академияда бюджеттик негизде окуган, бирок ар түрдүү жана жүйөсүз себептерден окуусунан четтетилген 92 студентке 3 908,2 миң сом өлчөмүндө бюджеттик каражаттар сарпталган, максатына жетпей, бюджеттик жоготуу 3 908,2 миң сомду түзгөн. Ошондой эле, А. Молдогазиев атындагы Бишкек медициналык колледжинде - 160,3 миң сом, Нарын медициналык колледжинде - 325,8 миң сом, И.К. Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжинде - 1 185,2 миң сом, Жалал-Абад медициналык колледжинде 1 372,3 миң сомду түзөт, жалпы максатына жетпей, бюджеттик жоготуу 6 951,8 миң сомду түзгөн.

Сунуштама

Бюджеттик негизде окуган студенттердин ар түрдүү жана жүйөсүз себептерден улам окуудан четтетилгендигине байланыштуу, адисти даярдоого

сарпталган чыгымдардын ордун толтуруу, окуудан четтетилген студенттеринин эсебинен 6 951,8 миң сом камсыздалсын, анын ичинен:

- И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы - 3 908,2 миң сом,
- А. Молдогазиев атындагы Бишкек медициналык колледжи - 160,3 миң сом,
- Нарын медициналык колледжи - 325,8 миң сом,
- И.К. Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжи - 1 185,2 миң сом,
- Жалал-Абад медициналык колледжи - 1 372,3 миң сом.

Дарыгердин депозит программасы

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 2-августундагы №454 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн саламаттык сактоо маселелери боюнча айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомуна ылайык, 2024-жылдын 1-июлуна тартып республикалык бюджеттен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги үчүн Программа боюнча келишим түзгөн жана конкурстан өткөн дарыгер иштеген саламаттык сактоо уюмунун депозиттик эсебине квартал сайын 66000 сом которулуп турат.

Дарыгерлерге кошумча түрткү берүү программасында алгач 150 орун аныкталган. 2019-жылдан бери кошумча 25 орунга каражат бөлүнүп, жалпы саны 175 орунду түздү. Алыскы райондордогу дарыгерлердин жетишсиздигине байланыштуу Министрликтин 2024-жылдын 16-февралындагы №180 буйругу менен 200 орунга чейин көбөйтү буйругу бекитилген.

2025-жылдын январь айына карата дарыгерлерге кошумча түрткү берүү программасына 367 дарыгер катышууда. Анын ичинен Баткен облусу боюнча 104 дарыгер, Жалал-Абад облусу боюнча - 79, Ош облусу боюнча - 62, Ысык-Көл облусу боюнча - 41, Нарын облусу - 41, Талас облусу - 29, Чүй облусу боюнча - 11 дарыгер катышат.

2024-жылга такталган бюджет 26 555,7 миң сомду түздү, кассалык чыгымдар 26 546,8 миң сом.

Борборлоштурулган иш-чаралар

Борборлоштурулган иш-чаралар боюнча каражаттарынын эсебинен медициналык жардам калкка Министрликтин 2019-жылдын 25-сентябрындагы №920 “Борборлоштурулган иш-чаралар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” буйругуна ылайык жүргүзүлөт.

2024-жылга карата түзүлгөн бюджетинин аткарылуусу (форма №2) отчету боюнча бюджетинин киреше бөлүгүнүн сметасы 742 207,5 миң сомго бекитилген, ал эми жыл ичинде смета өзгөртүүлөр жана толуктоолордон кийин 1 394 781,9 миң сомго такталган.

Аныкталды жана корутунду

2217 “Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу” беренеси боюнча смета 2024-жылга 371 600,0 миң сомго бекитилген,

такталган план боюнча смета 538 749,6 миң сомго каралган, кассалык чыгымдар 478 333,5 миң сомго жүргүзүлүп, факты жүзүндөгү чыгымдар 229 413,8 миң сомду түзүп, кассалык чыгымга салыштырмалуу 248 919,7 миң сомго аз, айырма 220 280,9 миң сомго Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-б буйругунун негизинде бекитилген, “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” жобонун 106-пунктунун талаптарына шайкеш келбестен, контракт боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн чыгымдар (юридикалык, консультациялык, күзөт, маалыматтык технологиялар жаатындагы ж.б.) бюджеттик мекеменин дарегине берилген акы төлөө эсебинин негизинде, аткарылган иштердин актылары жок чыгымдарды эсепке алуу болуп таанылган.

Сунуштама

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-б буйругунун негизинде бекитилген, “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” жобонун талаптары так сакталсын.

2. Мындан ары, мекеменин жетекчилиги тарабынан сметалык чыгаша беренелери боюнча анык чыгымдардын суммасы такталып, дал келтирүү менен бирге бухгалтердик баланстын туура жүргүзүлүүсү көзөмөлгө алынсын жана 220 280,9 миң сомдук чыгымдарга аткарылган иштердин (алынган кызмат көрсөтүүлөрдүн) актылары калыбына келтирилсин.

Алыш-бериш эсептериндеги каражаттар жана ТМБнын ченемден ашык запастары, товардык-материалдык баалуулуктар жана негизги каражаттар (жалпы)

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы №694 токтому менен бекитилген, “Бюджеттик мекемелерди финансыллоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарынын жана каражатта калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” нускаманын талаптарына шайкеш келбестен, 2024-жылдын жыйынтыгы менен 55 153,8 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын ашыкча запастары жана 12 184,4 миң сомго дебитордук жана кредитордук карыздардын ортосундагы айырма боюнча эсепке алуу жүргүзүлгөн эмес (билдирүүлөргө ылайык, министрликтин бюджетти 53 429,2 миң сомго кыскарган).

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине:

Жылдын жыйынтыгы боюнча товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарынын болушуна жана дебитордук карыздардын пайда болушунун себептерине талдоо жүргүзүлсүн.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине:

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы №694 токтому менен бекитилген, “Бюджеттик мекемелерди финансыллоодо жылдык отчеттор

боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражатта калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” нускамага ылайык, 2025-жылы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигин каржылоодо 2024-жылдын аягына карата 13 909,0 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастардын жана дебитордук жана кредитордук карыздардын ортосундагы айырманын 2025-жылы өздөштүрүүсүн эске алуу менен эсепке алсын.

Дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар менен камсыздалышы

Аныкталды жана корутунду

Дары-дармек каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдардын бюджет боюнча калдыгы 01.01.2024-жылга карата 446 702,7 миң сом, жыл ичинде бардыгы болуп 3 663 913,3 миң сом суммасында дары-дармек каражаттары келип түштү, 2024-жылы 1 948 524,5 миң сом суммасында дары-дармек каражаттары чыгымдалды, саламаттык сактоо уюмдарына келип түшкөн дары-дармек каражаттарынын көлөмүнүн 53,2% ын түзөт.

Дары-дармек каражаттарынын калдыгы 01.01.2025-жылга карата 2 162 091,4 миң сом же 46,8%ды түзгөн. Аудит белгилегендей, саламаттык сактоо уюмдарынын дары-дармек каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдарды кампаларда сактоо олуттуу, каражаттардын сарамжалсыз пайдаланылышына алып келет жана дары-дармек каражаттарынын муктаждыкты талдабастан сатылып алынгандыгы аныктайт, бул Министрлик тарабынан көзөмөл жүргүзүлбөгөндүгүн билдирет.

Стационар боюнча медикаменттердин 1-койка күнүнүн пландык наркы 2024-жылы 305,34 сом, иш жүзүндө - 1048,5 сом, 1-койкага медикаменттердин наркы 2024-жылы 743,12 сомго же 2024-жылдын чыгашалар сметасы боюнча 1 939 025,2 миң сом ($2\ 609\ 304 \cdot 743,12$ сом) суммасында сметадан ашыкча чыгымдалган.

Сунуштама

1. Дары-дармек каражаттарын рационалдуу жана натыйжалуу пайдалануу максатында, саламаттык сактоо уюмдары тарабынан дары-дармек каражаттарын сатып алууда талдоо жана мониторинг жүргүзүлсүн жана каражаттар рационалдуу, натыйжалуу пайдаланылсын.

2. Мындан ары, Саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармек каражаттарына кеткен чыгымдарды сметадан ашыкча чыгымдоого жол берилбесин жана сарамжалдуу, натыйжалуу пайдаланылсын, алынган дары-дармек каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдарды сатып алууну жана сарамжалдуу пайдаланууну натыйжалуу пландаштырууну камсыз кылышсын.

Аныкталды жана корутунду

2024-жылга *Медицинанын жогорку технологиялуу (кымбат балуу) түрлөрү боюнча фонддун (мындын ары - ЖТФ)* сметасы 1 880,00 млн сомго бекитилген, 1 745,35 млн сомго смета боюнча такталып, каражаттарды

бөлүштүрүү планы бекитилген жана 1 684,5 млн сомго кассалык чыгымдар жүргүзүлгөн жана факты чыгымдары - 2 236,9 миң сом.

Факты чыгымдары 2018-жылдын 15-августунда Министрлик менен “Frezenius Medical Car” компаниясынын ортосунда түзүлгөн мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (мындан ары - МЖӨ) келишимине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-августундагы №441 “Бешинчи стадиядагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен ооругандар үчүн гемодиализ кызматтарын уюштуруунун жана жүргүзүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө” токтомуна ылайык, гемодиализ кызматтары мамлекеттик саламаттык сактоо мекемелеринен жеке менчик борборлорго жана МЖӨ форматындагы уюмдарга өткөрүлүп берилген.

Аталган чечимге ылайык, 2019-жылы саламаттык сактоо мекемелериндеги гемодиализге керектелүүчү материалдар кайрадан ЖТФ балансына өткөрүлүп берилген. Бул материалдардын жарактуулук мөөнөтү дээрлик бүтүп калган. Мүмкүнчүлүккө жараша, алардын бир бөлүгү жеке компанияларга өткөрүлүп берилген. Бирок, калган материалдар айрым гемодиализдик аппараттарга туура келбей, жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен.

Министрликтин 2024-жылдын 19-мартындагы №292 “Дары каражаттарын жана медициналык буюмдарын утилдештирүү жөнүндө” буйругунун, ошондой эле дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды жок кылуу ыкмасы жана жери боюнча 2024-жылдын 23-августундагы №Э02/2655 Мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусунун жана 2024-жылдын 13-сентябрындагы жок кылуу актысынын негизинде, дары-дармектер жана медициналык материалдар атайын комиссия тарабынан жок кылынган.

Демек, Министрлик тарабынан жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен дары каражаттары жана медицина буюмдары 2 236,9 миң сом суммасында жокко чыгарылган.

Ошондой эле, саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармектер жана медициналык буюмдар боюнча керектөөлөрдүн учурдагы чыгашалары бюджеттин милдеттенмелерине негизделген эсептөөлөрсүз түзүлгөн жана 2024-жылдын аягына саламаттык сактоо уюмдары боюнча дарыкана кампаларында сактоо мөөнөтү бүткөн, колдонуу максатына жетпей керексиз **6 848,5** миң сомдук дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын калдыгы аныкталган, анын ичинде: Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институту - **2 700,5 миң сом**, Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору - **4 148,0 миң сом**.

Жалпысынан Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти тарабынан жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен дары каражаттары жана медицина буюмдары боюнча 51 жолу комиссия менен чогуу, жалпы 489 893,3 миң сом суммасында жокко чыгарылган, анын ичинен: саламаттык сактоо уюмдарында – **411 274,7 миң сомго** жок кылынган.

Жалпы жокко чыгарылган дары-каражаттарынын жана медициналык буюмдардын ичинен Кытай Республикасынан COVID-19 пандемия убагында

гуманитардык жардам иретинде 1 417 308 доза баасы **402 143,0 миң сомдук** “Sinofarm” компаниясынан чыгарылган коронавирускa каршы колдонууда болгон “Vero Cell”-1 жана 5-дозасы 2023-жылдын 13-октябрында жана 19-октябрында мөөнөтү өтүп кеткен кеткендигине байланыштуу жокко чыгарылган.

Демек, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 21-беренесинин 3-пунктун бузуу менен, саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармектер жана медициналык буюмдар боюнча керектөөлөрдүн учурдагы чыгашалары бюджеттин милдеттенмелерине негизделген эсептөөлөрсүз түзүлгөндүгүн аудит белгилейт.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармектер жана медициналык буюмдар боюнча керектөөлөр негизделген эсептөөлөр менен Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 21-беренесинин 3-пунктуна ылайык түзүлсүн жана бюджеттик каражаттардын эсебинен жана башка булактардан алынган дары-дармек каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдарды сарамжалдуу пайдаланууну пландаштыруу камсыздалсын.

Борбордук аппараты

Аныкталды жана корутунду

Аудит учурунда Министрликтин борбордук аппаратынын соттун чечимдерин аткаруу боюнча берген маалыматына ылайык, соттун чечимдеринин негизинде үч кызматкерди ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу буйруктары негизсиз деп табылып, жумушка калыбына келтирүү жана мажбурлап иштебей жүргөн мезгилдеги эмгек акысын өндүрүү боюнча Министрлик тарабынан аудит камтыган мезгил аралыгында жалпы 1 620,0 миң сом төлөнүп берилген. Андан сырткары, доогер А.Б. Джаиловнын доо арызы райондук сотунун чечими Бишкек шаардык сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук кесиптешинин аныктамасы күчүндө калтырылсын деген Жогорку соттун чечиминин негизинде 8 340,4 миң сом эсептелинип, аудит камтылган мезгил аралыгында 3 737,7 миң сом Министрлик тарабынан төлөнүп, жалпы **5 357,7 миң сом** бюджеттик жоготууга алып келген.

Сунуштама

Кызматкердин эмгек укуктарынын бузулушуна алып келген чечимдерди кабыл алган жана мунун натыйжасында соттун чечими боюнча жаранга “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган төлөмдөрдү ишке ашырган кызмат адамдарына аталган мыйзамдын 26-беренесинин 4 жана 6-пункттарын колдонуу жөнүндө маселеси каралсын.

Ченемдик-укуктук актыларга ылайык эмгек акынын, башка төлөмдөрдүн, штаттык ырааттаманын түзүлүшү

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдагы 15-ноябрындагы №264 “Мамлекеттик органдардын борбордук

аппараттарынын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызмат орундарынын ченемдик түзүмү жөнүндө” токтомунун Мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарынын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызмат орундарынын ченемдик түзүмү жөнүндө 4-тиркемесине негиз “Мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик органдын бөлүмдөрүнүн жетекчилик курамынын пайыздык чени 25 чейин, ал эми 2-эксперт, инспектор, адис, референт 75% жана андан жогору анын ичинде; эксперт, башкы адис, башкы инспектор 40%га чейин, жетектөөчү адис, улук инспектор 40%га чейин, адис, инспектор, референт 20%дан жогору” деп көрсөтүлгөн. Бирок, Министрликтин Борбордук аппаратынын штаттык бирдиги 2024-жылдын 27-сентябрындагы №1053 буйругу менен 2024-жылга жалпы 102 штаттык бирдикке бекитилип, ал эми иш жүзүндө анын ичинен: жетекчилик курамы 27 (26,5%), эксперт, башкы адис, башкы инспектор курамы (37,2%), жетектөөчү адис, улук инспектор курамы (25,5%), адис, инспектор, референт курамы (10,8%) штаттык бирдиктери менен бекитилген. Жыйынтыгында, жетекчилик курамы - 2, эксперт, башкы адис, башкы инспектор курамы 7 штаттык бирдиктерге ченемден ашык бекитилген.

Транспорттогу мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда 282,8 миң сом штаттык ырааттамадан сырткары каралбаган 5 кызматкерге атайын каражаттар эсебинен төлөмдөр жүргүзүлгөн. Аудит учурунда ал кызматкерлер менен болгон келишимдерди көрсөтө алышкан жок.

Республикалык калыбына келтирүү борборунда 2024-жылы “1 экономист” жана “1 материалдык бухгалтер” штаттык ыраатамасы ашыкча бекитилип, 286,8 миң сомду түзгөн.

Сунуштама

Министрликтин борбордук аппаратынын штаттык бирдиктери Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №264 “Мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарынын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызмат орундарынын ченемдик түзүмү жөнүндө” токтомунун Мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарынын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызмат орундарынын ченемдик түзүмү жөнүндө 4-тиркемесине ылайык шайкеш келтирилсин.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-мартындагы №182 токтому менен бекителген “Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө жөнүндө” Жобо” (м.а. – жобо), 2004-жылдын 4-августундагы №106 Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин (99-беренесинин 3-пункту) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 14-мартындагы №135 токтому (6-пункту) менен бекитилген, “Коштоп иштегендердин эмгегин жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө” Жобонун талаптары сакталбастан жалпы **95 771,6 миң сом** чыгымдалган, анын ичинен:

Жумуш убактысынын ченемдүү узактыгынан ашыкча иштөө күнүнө 4 сааттан жана жумасына 20 сааттан ашпашы керек. **Ысык-Көл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору** жумуш убактысынын ченемдүү узактыгынан ашыкча иштөө күнүнө 4 сааттан жана жумасына 20 сааттан ашыкча **250,1 миң сом** (2 кызматкерге 156,1 миң сомго төлөнгөн бир ставкадан ашыкча эмгек акы, белгиленген үстөк акылар сакталбастан иш стаждары үчүн ашыкча 94,0 миң сом төлөнгөн);

Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык кан борборунда коштоп иштеген эмгек убактысы жумасына 20 сааттан (0,5 ставкадан) ашып кеткен, талаптары аткарылбай 517,1 миң сомго төлөмдөр эсептелген;

Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинде компенсациялык жана дем берүүчү мүнөздөгү үстөк акылар конкреттүү акчалай суммада же кызматтык маянанын белгилүү бир пайызында, ошондой эле эмгекке катышуу коэффициенти аркылуу төлөнбөстөн, ай сайын негизсиз эмгекке катышуу коэффициентиен сырткары, кошумча төлөмдөр катары 31 752,8 миң сомго дем берүүчү мүнөздөгү үстөк акылар чыгымдалган. Ошондой эле, ар бир кызматкердин эмгекке катышуу коэффициентин аныктоо үчүн Министрлик бекиткен форма боюнча эмгек паспорту толтурулбастан, отчеттук мезгилдеги иштин жыйынтыгы чагырылдырылбастан, буйругу жок коэффициенттин кошумча төлөмү 36 226,3 миң сомго чыгымдалган.

Жобонун 31-пунктуна ылайык, акы төлөөгө келип түшкөн атайын каражаттардын жалпы көлөмүнүн 60% чейин жумшалат деп белгиленген. **Транспорттогу мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда** №4 формадагы атайын каражаттар боюнча эсепке алынган сметанын аткарылышы жөнүндө отчетко ылайык, келип түшкөн каражаттар – 8 729,8 миң сомду; эмгек акы боюнча чыгымдар – 6 423,9 миң сомду түзүп, бул болсо 2024-жылдын келип түшкөн каражаттарынан 74,7% түзүп, атайын эсептин каражаттарынан эмгек акыларга 14,7%, же 1 186,1 миң сомго көп чыгымдалган;

Саламаттык сактоо министрлигинин караштуу тез жардам автобазасы мекемесинин директору А.М. Аймановдон 2024-жылдын 5-июнунан тартып биринчи кол коюу укугу жана директордун милдеттерин аткаруу алынып салынгандыгына карабастан, 5-июлунда № 52 «Финансылык жана экономикалык кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө» буйругу чыгарылып, 41,9 миң сом сый акы эсептелген;

Чоң-Алай райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 16 кызматкерине дем берүүчү үстөк акылар 998,4 миң сомду түзгөн;

Базар-Коргон райондор аралык ден-соолукту калыбына келтирүү борборунда 224,5 миң сом (эселөө коэффициенти 4,8 миң сом, квалификациялык категориясы боюнча сертификатынын мөөнөтү бүткөндүгүнө карабастан квалификациялык категориясы үчүн үстөк акы 66,2

миң сом, 2024-жылдын октябрь-декабрь айларында кошумча компенсациялык төлөмдөр - 153,5 миң сом);

Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институтунда 9 550,3 миң сом (2024-жылы атайын каражаттардын эсебинен “Кызматкерлерге эмгек акы төлөө жөнүндө” Жобо 2022-жылдын 26-августунда директор тарабынан бекитилген) Жобонун 4.4-бөлүмүнүн талаптарын бузуу менен, бюджеттен тышкары бөлүмдөрдүн кызматкерлерине ЭКК - 6 543,9 миң сом жана Коштоп иштеген эмгек убакыты жумасына 20 сааттан (0,5 ставкадан) ашып кеткен. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин (99-беренесинин 3-пункту) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 14-мартындагы №135 токтому (6-пункту) менен бекитилген “Коштоп иштегендердин эмгегин жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө” Жобонун талаптары аткарылбай 3 006,4 миң сом төлөмдөр эсептелген;

Таш-Көмүр район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун штаттык ырааттамасын түзүүдө кассир кызматы зарыл болбогондугуна карабастан 0,75 бирдик кассир кызмат орду кармалып, 112,5 миң сом эмгек акы эсептелип, социалдык фондго (17,25%) 19,4 миң сом чегерилгендиги, же жалпы 131,9 миң сом сарпталгандыгы аныкталган. Белгилей кетсек, бардык төлөмдөр накталай эмес формада жүргүзүлөт;

Ошондой эле, **Кадамжай район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун** штаттык ырааттамасын түзүүдө 1,0 бирдик кассир кызмат орду кармалып, 144,6 миң сом эмгек акы эсептелип, социалдык фондго (17,25%) 24,9 миң сом чегерилгендиги, же жалпы 169,5 миң сом сарпталгандыгы аныкталган;

Жобонун 32-пунктуна ылайык саламаттык сактоо уюмдарында кызматкерлерге сый акы берүү уюмдун кесиптик бирлик комитети менен макулдашуу боюнча эмгек акы төлөө фондунан үнөмдөөнүн чегинде жүргүзүлөт. Кызматкердин сый акысынын өлчөмү кызматтык маянадан ашпоого тийиш. **Талас медициналык колледжинде** 90,4 миң сом сый акы эмгек маянадан ашыкча төлөнгөн;

Ысык-Ата район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда 2024-жылга бюджеттен штаттык ырааттама жана тарификациялык бирдикке ылайык, бюджет боюнча 161 кызматкерге 26 889,1 миң сом менен бекитилип, жыл ичинде эмгек акы беренесинен бюджет боюнча 36 360,2 миң сомго аткарылып, эмгек акы беренесинен 9 471,1 миң сомго жыл ичинде көп чыгымдалган, анын ичинен бюджеттен 2 122,5 миң сомго сый акы, 8 230,3 миң сом кызматкердин эмгекке катышуу коэффициенти берилген. Бирок, мекеме тарабынан берилген сый акынын өлчөмү кызматтык маянадан ашып, белигисиз өлчөмдө нормадан ашыкча берилип келген. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-мартындагы №182 токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарынын

кызматкерлерине эмгек акы төлөө жөнүндө” Жобонун 32-пунктуна ылайык, сый акы эмгек акы төлөө фондунан үнөмдөөнүн чегинде жүргүзүлөт жана сый акысынын өлчөмү кызматтык маянадан ашпоого тийиш деп белгиленген, ал эми эмгек акы төлөө фонду жыл башынан 26 889,1 миң сомду түзүп, жыл ичинде аткарылышы 36 360,2 миң сом болгон, бул жерден үнөмдөлгөн фонд аныкталган жок. Мындан сырткары, атайын эсептен 2024-жыл ичинде 6 314,5 миң сом чыгымдалган, бул чыгымдар 419,1 миң сомго сый акы жана 3 076,5 миң сом кызматкердин эмгекке катышуу коэффициенти берилген. Аудит бюджеттен бекитилген эмгек акы фондусунан ашыкча чыгымдалган 9 471,1 миң сомду негизсиз көбөйтүлгөн деп эсептейт.

Ысык-Ата район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда бюджеттик эсептен 322,6 миң сом, ошондой эле атайын эсептен 859,5 миң сом эмгек акы беренесинен тиешелүү кармалуулар менен негизсиз чегерүүлөр жүргөн, тактап айтканда банк аркылуу тастыкталып берилген ведомостторго ылайык жалпы суммасы 1 182,1 миң сомду түзгөн негизсиз чегерүүлөр 2024-жыл ичинде мекеменин профсоюз уюмунун мүчөлөрүнө жана башка кызматкерлерге мурдагы башкы врач З.М. Исмаиловдун тапшырмасы менен берилип келген деп белгилешти. Мурдагы башкы бухгалтери Н.К. Аттокурованын жана башка кызматкерлердин түшүндүрмөлөрүнө ылайык, бул каражаттар майрамдарга арналган кечелерди өткөрүү үчүн чыгымдалганын белгилешти. Аудит бул эмгек акы беренесинен болгон чыгымдарды башка максаттарга колдонулгандыгын белгилейт.

Сунуштама

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-мартындагы №182 токтому менен бекитилген эселөө коэффициенттери (токтомдун 1-тиркемеси), “Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө жөнүндө” жобонун талаптары сакталбастан, эмгек акы төлөөгө жол берген төмөндөгү саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринин жоопкерчилиги каралсын: Ысык-Көл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык кан борбору, Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти, Транспорттогу мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Саламаттык сактоо министрлигинине караштуу тез жардам автобазасы мекемеси, Чоң-Алай райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Базар-Коргон райондор аралык ден-соолукту калыбына келтирүү борбору, Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институту, Таш-Көмүр район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Кадамжай район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Талас медициналык колледжи, Ысык-Ата район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-мартындагы № 182 токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө жөнүндө” жобонун 38-пунктуна жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2024-жылдын 18-сентябрындагы №1014 буйругуна ылайык, мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө тутумунун уюмдарында ар бир кызматкердин эмгектик салымын баалоонун көрсөткүчтөрү иштелип чыгып, эмгекке катышуу коэффициенттери эсептелип, эмгек акы төлөнсүн.

3. “Кыргыз Республикасынын 2024-жылга жана 2025-2026-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджетти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренесине ылайык, Ысык-Ата район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору боюнча максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган республикалык бюджеттин 1 182,1 миң сомго тиешелүү бюджетке өндүрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына юридикалык баа берүү максатында жөнөтүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарында (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө жобону жана Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын типтүү тизмегин (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) бекитүү жөнүндөгү” токтомунун талаптарын бузуу менен, жумуш ордуна аттестациялоо жүргүзүлбөстөн, аттестациялоонун натыйжалары жетекчилик тарабынан каралбастан жана тиешелүү буйрук таризделбестен, эмгек шарттарын жана коопсуздукту жакшыртуу боюнча эч кандай чаралар көрүлбөстөн, өзгөчө иштердин эмгек шарттары, оор жумуштар, зыяндуу, эмгек шарттары кооптуу жумуштардын жылдык тизмеги, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын протоколдору жок жана Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын “Типтүү тизмегине” кирбеген иштер үчүн жалпы 24 041,5 миң сомго каражаттар чыгымдалып төлөнгөн (№ 1 тиркеме).

Сунуштама

1. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 токтому менен бекитилген, “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө” жобонун талаптары так сакталып, оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн негизсиз кошумча төлөмдөрдү төлөө токтотулсун.

2. Төлөмдөрдү төлөөгө жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралсын, анын ичинен: Ысык-Көл район аралык оорулардын

алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, А. Молдогазиев атындагы Бишкек медициналык колледжи, У. Жапаров атындагы Кочкор район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Нарын район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институту, Базар-Коргон райондор аралык ден-соолукту калыбына келтирүү борбору, Кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден-соолугун калыбына келтирүү борбору, Ош шаардык балдарды жана үй-бүлөнү реабилитациялоо адистештирилген борбору, Ош облустук соттук-медициналык эксперттөө борбору, Жалал-Абад областтар аралык ден-соолукту калыбына келтирүү “Бакыт” борбору, Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык кан борбору.

Акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди коюу боюнча ченемдик укуктук актылардын сакталышы

Аныкталды жана корутунду

Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-апрелиндеги №227 токтому менен бекитилген Департамент жөнүндө Жобонун 1-пунктуна ылайык, Департамент Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу түзүмдүк бөлүм болуп саналат жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган – тагыраак айтканда, Саламаттык сактоо министрлигинин алдында төмөнкү багыттар боюнча орган болуп эсептелет.

Жогоруда аталган Жобонун 7-пунктуна ылайык, Департаменттин ишмердүүлүгүнүн максаты – *дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүү чөйрөсүндөгү, ошондой эле баңгизаттык каражаттардын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун мыйзамдуу жүгүртүүсүнө көзөмөл жүргүзүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу болуп саналат.*

Мамлекеттик орган катары Департамент контролдоо, жөнгө салуу жана көзөмөл жүргүзүү функцияларына ээ (Жобонун 9-пункту).

Бирок, Департамент баңгизаттык каражаттардын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун мыйзамдуу жүгүртүүсүнө акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүлбөстөн, көзөмөлдү жүргүзүдө кызматкерлерди тейлөө үчүн 2024-жылы жалпы акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн кирешеден каржыланып, акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн иш жүзүндөгү өздүк наркты жогорлатууну түзгөн.

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы №637 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди коюу жана колдонуу жөнүндө” Жобонун **5.2-пунктунун** талаптарына шайкеш келбестен, Департаменттин кызматкерлерине кызмат көрсөтүүлөрдү аткарууга түздөн түз тиешеси жок башка сарптоолорго жалпысынан **13 204,8 миң сом**, анын

ичинде: Министрликтин алдындагы Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин түзүмүндө мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүчү башкармалыктардан жана бөлүмдөрдөн тышкары Министрликтин ишине түздөн-түз тиешеси бар бөлүмдөр жана секторлорго (мисалы Медициналык техниканы техникалык тейлөө сектору - 3 адам, дары каражаттарын сактоо сектору - 2 адам, лицензиялык экспертиза сектору - 3 адам, Баңги заттардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн көзөмөлдөө боюнча башкармалык - 8 адам, бардыгы - 16 адам) чыгымдалган.

Бөлүмдөрдүн жана секторлордун кызматкерлерине эмгек акыга каражаттар төмөнкүдөй жумшалган, анын ичинде:

Медициналык техниканы техникалык тейлөө сектору боюнча 3 адамга 3 636,6 миң сом, дары каражаттарын сактоо сектору боюнча 2 адамга 2 458,5 миң сом, Баңги заттардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн көзөмөлдөө боюнча башкармалык боюнча 8 адамга **7 409,7 миң сом** чыгымдалган.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы №637 токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди коюу жана колдонуу жөнүндө” Жобонун талаптары так сакталып, иш-чаралар жүргүзүлсүн.

Командировкалык чыгымдардын нормаларынын жана алардын ордун толтуруу тартибинин сакталышы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы №471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруу тартиби жөнүндө” токтомунун талаптарын бузуу менен, командировкалык чыгымдар жалпы 317,3 миң сомго ашыкча транспорт чыгымдарына төлөнгөн (19,1 миң сом ордуна коюлган), анын ичинен: Борбордук аппараты – 95,8 миң сом, Борборлоштурулган иш чаралар – 113,7 миң сом, Нарын медициналык колледжи – 4,5 миң сом, Электрондук саламаттык сактоо борбору – 5,0 миң сом (ордуна коюлган), Кызыл-Кыя медициналык колледжи – 5,3 миң сом, Жалал-Абад район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору – 11,9 миң сом, Базар-Коргон район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору – 23,8 миң сом, Ноокат район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору – 10,9 миң сом (ордуна коюлган), Алай район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору – 3,2 миң сом (ордуна коюлган), Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору – 9,1 миң сом, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти – 34,1 миң сом.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы №471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын

ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” токтомунун жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-б буйругу менен бекитилген, “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” жобонун талаптары так сакталып, 298,2 миң сом ашыкча, негизсиз төлөнгөн командировкалык чыгымдар тийиштүү кызматкерлерден өндүрүлүп, ордуна коюлсун, анын ичинен: *Борбордук аппараты – 95,8 миң сом, Борборлоштурулган иш чаралар бөлүмүндө – 113,7 миң сом, Нарын медициналык колледжинде – 4,5 миң сом, Кызыл-Кыя медициналык колледжинде – 5,3 миң сом, Жалал-Абад райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда – 11,9 миң сом, Базар-Коргон райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда – 23,8 миң сом, Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору – 9,1 миң сом, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти – 34,1 миң сом.*

Касса, кассалык жана казыналык жүргүзүлгөн операциялар

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылдын 16-декабрындагы № 680/66-6 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу жөнүндө” токтомунун 1-пунктунда керектөөчүлөргө мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү акы төлөө негизинде сунуштаган мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер 2023-жылдын 31-январына чейинки мөөнөттө коммерциялык банктар же төлөм уюмдары менен келишим түзүү жана банктык төлөм карталарын, электрондук акчаларды, QR-кодду, төлөм терминалдарын жана/же башка инструменттерди пайдалануу менен төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн арналган жабдууларды (программалык-техникалык түзүлүш) орнотуу максатында уюштуруу чараларын жүргүзүү каралган. Бирок, жалпы 32 651,9 миң сом төлөмдөр кассалык кириштөө ордеринин негизинде накталай түрдө кабыл алынган, анын ичинен: Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору - 28 861,1 миң сом, Нарын район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору - 224,2 миң сом, Каракол район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору - 2 481,4 миң сом, Республикалык патологоанатомия бюросу - 857,8 миң сом, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу оорулардын Республикалык борбору - 227,4 миң сом.

Сунуштама

Министрлик өзүнө караштуу мекемелеринде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылдын 16-декабрындагы № 680/66-6 “Мамлекеттик жана

муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу жөнүндө” токтомуна ылайык, калкка медициналык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу максатында тиешелүү иш-чараларды аткарсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-сентябрындагы №626 токтому менен бекитилген, “Казыналыктын бирдиктүү эсеп системасындагы депозиттик эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө” жобонун 3, 4-пункттары сакталбастан, Таш-Көмүр район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун депозиттик эсебиндеги **2,5 миң сом** 2025-жылдын 11-июнундагы №141 төлөө тапшырмасынын негизинде бюджетке которулду.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 31-майындагы №302 токтому менен бекитилген “Казыналыктын бирдиктүү эсеп системасындагы депозиттик эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө” жобого ылайык, депозиттик эсептин талап кылынбаган каражаттарын бюджеттин кирешесине өз убагында которуу камсыздалсын.

Аныкталды жана корутунду

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 106-беренесинин 10-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген учурда, Бирдиктүү казыналык эсептен тышкары ААК “Элдик-Банкта” турган, бюджеттик каражаттарды алуучулар тарабынан пайдаланылбаган 3 447,3 миң сом бюджеттик каражаттардын калдыктары, бюджеттик каражаттарды алуучулар тарабынан тиешелүү бюджеттердин эсебине бюджеттик жылдын акыркы эки жумуш күнүнөн кечиктирилбей которулбастан, 2025-жылы негизсиз чыгымдалып кеткен. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 106-беренесинин 11-пунктунун талаптарына ылайык, тиешелүү бюджеттин кирешесине которулбаган бюджеттер аралык трансферттердин каражаттарынын пайдаланылбаган калдыктары Министрлер Кабинети тарабынан белгиленген тартипте жана жалпы талаптарды сактоо менен, алар белгиленген бюджеттин кирешесине өндүрүп алынууга жатат.

2025-жылдын 16-июнундагы №278 төлөө тапшырмасынын негизинде 3 447,3 миң сом республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө кайтарылды.

Сунуштама

Бюджеттик каражаттарды чыгымдоодо Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 106-беренесинин 10-пунктунун талаптары так сакталсын.

Жылуулук, электр энергиясын, жаратылыш газын, сууну жана агынды сууларды керектөөнүн чектөөсүн, байланышка чыгымдардын, транспорт каражаттарына чектөөлөрдүн, транспорттук чыгымдарды пайдаланууну

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарында (№2-тиркеме) Министрдин 2022-жылдын 10-октябрындагы №1201 буйругу жана “2023-2024-жылдарга карата саламаттык сактоо уюмдарыны үчүн жеке керектөөлөрүнө электр, жылуулук энергиясына жана жаратылыш газын бекитүү” жөнүндө 2024-жылдагы 27-январындагы №82 буйруктарынын талаптары так сакталбастан, бекитилген лимиттен ашыкча жалпы 18 597,7 миң сомго чыгымдалган. Мындан тышкары, жалпысынан 301,1 миң сомдук электр энергиясын пайдалануу эрежелерин бузгандыгы жана жылуулук энергиясынын төлөмдөрү убагында төлөнбөгөндүгү үчүн айыптар төлөнгөн.

Сунуштама

Саламаттык сактоо мекемелери тарабынан электр, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын керектөөнүн жылдык лимитинен ашпоо жана коммуналдык кызматтарды төлөөгө бөлүнүүчү бюджеттик каражаттарды сарамжалдуу пайдалануусу көзөмөлгө алынып, иш-чаралар жүргүзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

2024-жылы Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти тарабынан авторанспорт каражаттарына чыгымдалган күйүүчү майлардын чыгымдоо нормасы боюнча берилген маалыматка ылайык, чыгымдоо нормасы 12194,3 литрди түзүү керек болсо, иш жүзүндөгү чыгымдар 13547,6 литрди түзүп, машиалардын спидометр көрсөткүчтөрү жок нормадан ашыкча чыгымдоо 1353,3 литрди жалпы суммасы 86,5 миң сомду, Адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунда 14,8 миң сомду түзгөн.

Сунуштама

Дары-дармектер жана медициналык буюмдар департаментинин жана Адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунун жетекчилиги автотранспорттордо күйүүчү майды сарптоо нормаларын сактоону камсыз кылышсын.

Негизги өндүрүштүк материалдарды жана негизги фонддорду сатып алуу үчүн каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугу жана сарамжалдуулугу

Аныкталды жана корутунду

Баланста турган негизги каражаттардын, дары-дармектердин жана башка товардык-материалдык баалуулуктардын калдыктарына жүргүзүлгөн инвентаризациянын жыйынтыгында жалпы 94,0 миң сомдук төмөнкү жетишпестиктер аныкталды, анын ичинен: Кара-Суу райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда 17,1 миң сомдук (төлөө тапшырмасынын негизинде жетишпестик бюджетке ордуна коюлду), Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунда мекемесинин балансында 73,9 миң сом, Республикалык иммунопрофилактика борборунда 3,0 миң сом өндүрүлүүгө жатат.

Сунуштама

Бухгалтердик эсепти жүргүзүүдө кетирилген кемчилдиктери жана материалдык баалуулуктардын сакталышына тийиштүү көзөмөл жүргүзүлбөгөндүгү үчүн, бухгалтердин эсеп кызматкерлерине жана материалдык жооптуу кызматкерлерге тиешелүү чаралар каралсын жана күнөөлүү адамдардын эсебинен товардык-материалдык баалуулуктардын кем чыгуулары калыбына келтирилсин, анын ичинен: Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунда 73,9 миң сом, Республикалык иммунопрофилактика борборунда 3,0 миң сом өндүрүлүп, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлсүн.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарынын сакталышы

Аныкталды жана корутунду

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесине шайкеш келбестен (бир булактан сатып алууда) сатылып алынуучу товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногуна мониторинг жүргүзүлбөстөн, *Борбордук аппаратында - 177,2 миң сом, Балдарды реабилитациялоонун жана үй-бүлөнү колдоонун борбору - 931,8 миң сом, Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борбору - 215,7 миң сом, жалпы 1 324,7 миң сомго товарларды сатып алуулар жүргүзүлгөн.*

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесинин Контрактты аткарууну кепилдик камсыздоо талабы сактабалстан, *Нарын медициналык колледжинде - 161,2 миң сом, У.Жапаров атындагы Кочкор район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда - 91,5 миң сом, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунда - 75,0 миң сом, жалпы 327,7 миң сом депозиттик эсепке түшпөгөндүгү аныкталды.*

Сунуштама

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышына көзөмөл жүргүзүлүп, мыйзам бузууга жол берилбесин.

Курулуш-куроо жана оңдоо иштери

Аныкталды жана корутунду

Аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштеринин көлөмдөрүнүн актыларына, ошондой эле, аткарылган иштердин актылары боюнча жүргүзүлгөн контролдук өлчөөлөрдүн жыйынтыгында төмөндөгү объекттер боюнча иштердин көлөмдөрүнүн жогорулатылгандыгы аныкталган:

1. Ноокат район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда:

- “Ноокат район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун имаратын кезектеги ондоп түзөтүү иштери” объекти боюнча, подрядчы “Түштүк Строй” ЖЧКсы тарабынан 77,5 миң сомго;

- “Ноокат район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тосмо темирин жаңылоо” объекти боюнча, подрядчы “Эко Сити Строй” ЖЧКсы тарабынан 618,2 миң сомго;

- “Ноокен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун аймагына вакциналарды сактоочу кампа куруу” объекти боюнча, подрядчы “Юниверсал Активити” ЖЧКсы тарабынан 34,7 миң сомго;

- “Ноокен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун имаратынын жылытуу системасын ондоо” объекти боюнча, подрядчы “Юниверсал Активити” ЖЧКсы тарабынан 208,8 миң сомго;

- “Ноокен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун Базар-Коргон бөлүмүнүн аймагына вакциналарды сактоочу кампа куруу” объекти боюнча, подрядчы “Кош-Таш” ЖЧКсы тарабынан 103,3 миң сомго;

2. **Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинде** “Бишкек шаарынын 3-линия көч. 25 дарегинде жайгашкан архив имаратын жана Ахунбаев көч.186 дарегинде жайгашкан лабораториясынын ондоо иштери” объекти боюнча, подрядчы “Каткан” ЖЧКсы тарабынан 3,8 миң сомго;

3. **Республикалык инфекциялык клиникалык ооруканасында** “Бишкек шаары Л.Толстой көч. 70/5 дарегинде жайгашкан Республикалык инфекциялык клиникалык ооруканасынын ондоо иштери” объекти боюнча, подрядчы “АТ Empire” ЖЧКсы тарабынан 144,6 миң сомго.

Сунуштама:

1. *Ноокат район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору боюнча:*

1.1. Төмөндөгү курулуш иштеринин көлөмүнүн жогорулатуулары долбоордук-сметалык чечимдерге ылайык толук аткарылсын:

- “Ноокат район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун имаратын кезектеги ондоп түзөтүү иштери” объекти боюнча, подрядчы “Түштүк Строй” ЖЧКсы тарабынан 77,5 миң сомго;

- “Ноокат район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тосмо темирин жаңылоо” объекти боюнча, подрядчы “Эко Сити Строй” ЖЧКсы тарабынан 618,2 миң сомго;

- “Ноокен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун аймагына

вакциналарды сактоочу кампа куруу” объекти боюнча, подрядчы “Юниверсал Активити” ЖЧКсы тарабынан 34,7 миң сомго;

- “Ноокен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун имаратынын жылытуу системасын оңдоо” объекти боюнча подрядчы “Юниверсал Активити” ЖЧКсы тарабынан 208,8 миң сомго;

- “Ноокен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун Базар-Коргон бөлүмүнүн аймагына вакциналарды сактоочу кампа куруу” объекти боюнча, подрядчы “Кош-Таш” ЖЧКсы тарабынан 103,3 миң сомго;

1.2. Бүткөн курулуш, курулуш-оңдоо иштери, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 40, 45-беренелерине ылайык, техникалык жана автордук көзөмөлдүн тыянагынын негизинде, кабыл алынсын.

1.3 Утурумдук жана капиталдык оңдоо, курулуш-куроо иштерине сарпталган бюджеттик жана башка каражаттарын өздөштүрүүдө негизсиз төлөмдөргө жана мыйзам бузууларга жол берген жооптуу кызматкерлерге, анын ичинде техникалык көзөмөл кызматына карата тийиштүү чаралар көрүлсүн.

2. *Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинде* “Бишкек шаарынын 3-линия көч. 25 дарегинде жайгашкан архив имаратын жана Ахунбаев көч.186 дарегинде жайгашкан лабораториясынын оңдоо иштери” объекти боюнча, подрядчы “Каткан” ЖЧКсы тарабынан 3,8 миң сомго иштердин жогорулатылган көлөмүн өз калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлсүн.

3. *Республикалык инфекциялык клиникалык ооруканасында* “Бишкек шаары Л.Толстой көч. 70/5 дарегинде жайгашкан Республикалык инфекциялык клиникалык ооруканасынын оңдоо иштери” объекти боюнча подрядчы “AT Empire” ЖЧКсы тарабынан 144,6 миң сомго иштердин жогорулатылган көлөмүн өз калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлсүн.

Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобонун талаптарынын аткарылышы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 27-сентябрындагы № 5-б “Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясын бекитүү тууралуу” буйругунун талаптарына шайкеш келбеген учурда 60 271,7 миң сом чыгымдалган, анын ичинде:

- Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда жалпы 291,6 миң сом 2215 “Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу” беренесинен чыгымдалышы керек болгон болсо, 2221 “Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар” беренесинен чыгымдалган;

- Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институтунда 1 255,1 миң сомго материалдык баалуулуктарды сатып алуу 2215

“Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу” беренесинин жүргүзүлгөн, анын ичинен 2222 “Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу” беренесинен 567,3 миң сомго, 3112 “Машиналар жана жабдуулар” беренесинен 687,8 миң сомго жүргүзүлгөн эмес;

- Республикалык кан борбору – 1 255,9 миң сомго жабдууларды сатып алуу 2222 “Учурдагы чарбалык максаттар үчүн предметтерди жана материалдарды сатып алуу” беренесинин жүргүзүлгөн;

- Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинде:

1. Кошумча киреше салыгы 4 500,0 миң сом 2121 “Социалдык фондго төгүмдөр” беренесинен чыгымдалбастан, 2111 “Эмгек акы” беренесинен чыгымдалышы керек.

2. Жалпысынан 5 164,4 миң сом, анын ичинен: 2111 “Эмгек акы” беренесинен 4 404,4 миң сом жана 2121 “Социалдык фондго төгүмдөр” беренесинен 760,0 миң сом чыгымдалбастан, 2215 “Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүнү алуу” беренелеринен чыгымдалышы керек.

3. 2218 “Тамак-аш сатып алуу” беренесинен тамактанууга, транспорттук чыгымдарга, тамак-аш азыктарына сезондук даярдоону уюштуруу үчүн 45 514,3 миң сом чыгымдалган, 2111 “Эмгек акы” жана 2121 “Социалдык фондго төгүмдөр” беренелеринен чыгымдалышы керек.

- Кара-Кочкор реабилитация жана калыбына келтирүү борбору 2222 “Учурдагы чарба максаттарына предметтерди жана материалдарды сатып алуу” беренесинен 75,3 миң сомго мекеменин имаратына жаңы пластик терезелерди орнотуу боюнча жумуштар жасалган. Капиталдык оңдоп түзөөлөр 3111 “Имарат жана курулмалар” беренеси боюнча жүргүзүлүп, негизги каражаттардын баланстык баасы жалпы 75,3 миң сомго көбөйтүлүүгө (чыгымдарды капитализациялоо) тийиш болгон. Кара-Кочкор реабилитация жана калыбына келтирүү борбору тарабынан капиталдык оңдоп түзөөлөргө чыгышталган 75,3 миң сомдук акча каражаты аудиттин жүрүшүндө бухгалтердик эсеп боюнча негизги каражаттардын баасын 75,3 миң сомго жогорулатуу боюнча тиешелүү өткөрүүлөр жүргүзүлүп, бухгалтердик баланскка тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди.

- Ноокен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору 2221 “Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар” беренесинен 2 215,1 миң сомго мекеменин жылытуу системасын реконструкциялоо жумуштары аткарылган. Капиталдык оңдоп түзөөлөр 3111 “Имарат жана курулмалар” беренеси аркылуу жүргүзүлүп, негизги каражаттардын баланстык баасы жалпы 2 215,1 миң сомго көбөйтүлүүгө (чыгымдарды капитализациялоо) тийиш болгон. Аудиттин жүрүшүндө бухгалтердик эсеп боюнча негизги каражаттардын баасын 2 215,1 миң сомго жогорулатуу боюнча тиешелүү өткөрүүлөр жүргүзүлүп, бухгалтердик баланскка тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди.

Сунуштама

Товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана аткарылган жумуштарды сатып алуулар планын түзүүдө Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 27-сентябрындагы №5-б “Кыргыз

Республикасынын Бюджеттик классификациясын бекитүү жөнүндө” буйругунун талаптарын аткарууну камсыз кылсын жана тийиштүү кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын, анын ичинен: Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институту, Республикалык кан борбору, Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти, Кара-Кочкор реабилитация жана калыбына келтирүү борбору, Ноокен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январынан №1-Б буйругу менен бекитилген, “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун 248-пунктунун талаптарына шайкеш келбестен, чыгымдарды таануу алардын сандык чыгымдарын ырастоочу материалдык отчеттор же эсептен чыгаруу жөнүндө актылар жок, бюджеттик каражаттардын эсебинен 9 428,8 миң сомго бухгалтердик эсептен чыгышталган, анын ичинен: Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институтунда 9 378,8 миң сом, Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда 50,0 миң сом.

Сунуштама

Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институтунда 9 378,8 миң сомго жана Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда 50,0 миң сомго материалдардын чыгымдалышын ырастоочу документтерди калыбына келтирүү камсыз кылынсын жана тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

“Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесинин 3-пунктунун *“баштаккы эсепке алуу документтерин өз учурунда жана сапаттуу жол-жоболоштуруу, аларды бухгалтердик эсепте чагылдыруу үчүн белгиленген мөөнөттө берүү, ошондой эле алардагы маалыматтардын тууралыгы бул документтерди түзгөн жана ага кол койгон адамдар тарабынан камсыз кылынат”* деген талаптарына шайкеш келбестиктен жалпы суммасы 1 962,2 миң сомдук турмуш-тиричилик материалдарын жана канцелярдык товарлар, *документтерди түзгөн жана ага кол койгон адамдар тарабынан камсыз кылынбастан* жооптуу адамдардын эсебинен бухгалтердик эсептен чыгышталган, анын ичинен: Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментти - 825,7 миң сом, Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору- 300,0 миң сом, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы - 836,5 миң сом.

Сунуштама

Товардык материалдык баалуулуктарды чыгыштоодо “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесинин 3-пунктунун талаптары так сакталып, тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын, анын ичинен: Дары каражаттары жана медициналык буюмдары департаментти, Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы.

Аныкталды жана корутунду

Бухгалтердик эсепте негизги каражаттарды таануу жана амортизациялоо боюнча мыйзам талаптары аткарылбай, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген, “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобосунун 127 жана 183-пункттарынын талаптарын бузуу менен, отчеттук мезгилде 1 057,8 миң сомго кеңсе эмеректери негизги каражаттар катары бухгалтердик эсепке кириштелбестен, бухгалтердик эсепте ТМБ катары кириштелген, анын ичинде: Республикалык кан борбору - 129,6 миң сом (аудит мезгилинде материалдук баалуулуктар бухгалтердик жазууларды жүргүзүү менен бухгалтердик эсепке алынды), Ала-Бука район аралык оорулардын алдын алуу жана Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору - 928,2 миң сом эсепке алынган эмес.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун 127 жана 183-пункттарынын аткарылышы камсыздалсын жана Ала-Бука район аралык оорулардын алдын алуу жана Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан 928,2 миң сомдук негизги каражаттар бухгалтердик эсепке алынсын.

Дебитордук жана кредитордук карыздар

Аныкталды жана корутунду

Министрлик боюнча бюджеттик эсептен дебитордук карыздары боюнча бухгалтердик баланстын форма А №23 тиркемесинин негизинде, 2024-жылдын аягына дебитордук карызы бюджет боюнча 2 378 134,4 миң сом, анын ичинде “Кыргызфармация” МИ – 1 450 597 миң сом. Аудит белгилегендей, Министрликке Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 21-июнундагы №361-т тескемесине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет, экономикалык жана туруктуу саясат боюнча комитетинин 2023-жылдын 22-июнундагы чечимине ылайык, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каражаттарын кайра бөлүштүрүүнүн эсебинен 800,0 млн сом жана Министрликтин борборлоштурулган иш-чараларынан 200,0 млн сом бөлүнүп берилген. 2023-жылдын 22-июнундагы № 690 төлөө тапшырмасынын негизинде 1 000,0 млн сом Министрликке караштуу “Кыргызфармация” мамлекеттик ишканасына дары-дармек сатып алуу үчүн которулган.

Жогоруда аталган акча каражаты Министрликтин бухгалтердик эсебинде ички ведомстволук эсептешүүлөр эсебинде “Кыргызфармация” мамлекеттик ишканасынын дебитордук карызы катары көрсөтүлүп, 2024-жыл ичинде “Кыргызфармация” мамлекеттик ишканасы тарабынан сатып алынган дары-дармектер боюнча Министрликке тиешелүү отчеттор тапшырылган эмес.

Ошондой эле, “Кыргызфармация” мамлекеттик ишканасы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 21-июнундагы №361-т тескемесине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет, экономикалык жана туруктуу саясат боюнча комитетинин 2023-жылдын 22-июнундагы чечиминин талаптарына шайкеш келбестен, 800,0 млн сом дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды борборлоштурулган сатып алууну камсыз кылуу үчүн чыгымдалбастан, акча каражаттарын жүгүртүү (оборот) максатында колдонулган.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 21-июнундагы №361-т тескемесинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет, экономикалык жана туруктуу саясат боюнча комитетинин 2023-жылдын 22-июнундагы чечиминин талаптары так сакталып, 800,0 млн сом дебитордук карызды өндүрүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы №2-Б буйругу менен бекитилген, “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун 7-главасынын, “Дебитордук карызды эсепке алуу” параграфынын юридикалык жактар менен эсептешүүнү эсепке алуу бөлүгүн бузуу менен, бухгалтердик эсепте көрсөтүлбөгөн 23 433,6 миң сомдук дебитордук карыздар төмөндөгү мекемелерде аныкталып, 10 519,3 миң сом бухгалтердик эсепке кириштелди, анын ичинен: Эндокринологиялык борборунда 7,6 миң сом, анын ичинен: социалдык фонддон 5,2 миң сомго аз, киреше салыгынан 2,4 миң сом, Бишкек шаардык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунда социалдык төгүмдөрдөн 27,7 миң сом, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу автобазасында жалпы 4 807,4 миң сом анын ичинен: 141,8 миң сом эмгек акы, социалдык фонддон 4 476,3 миң сом, киреше салыгынан 189,3 миң сом, Министрликтин борбордук аппаратында жалпы 6 506,5 миң сом, анын ичинен: социалдык фонддон 168,6 миң сом, киреше салыгынан 6 337,9 миң сом, Студенттердин шаардагы дарылоо профилактикалык поликлиникасы 1 668,6 миң сом (аудит учурунда эсепке алынып, ордуна коюлду), киреше салыгы 604,7 миң сом (аудит учурунда эсепке алынды), 4 050,7 миң сом (эсепке алынды), Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институтунда социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү 64,1 миң сом, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин

Республикалык кан борборунунда социалдык камсыздандыруу 40,9 миң сом (аудит мезгилинде бухгалтердик эсепке алынды), Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинде кызматкерлердин эмгек акысы боюнча 1 821,8 миң сом (аудит учурунда бухгалтердик эсепке алынды), социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү 2 332,6 миң сом (аудит учурунда бухгалтердик эсепке алынды). Республикалык калыбына келтирүү борборунда салык кызматына 284,9 миң сом жана социалдык фондко 1 026,5 миң сом, жалпы 1 311,4 миң сом, Ысык-Ата район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда 189,6 миң сом.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген, “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобого ылайык, дебитордук карыздарды өз убагында эсепке алуу жана толук көрсөтүү бөлүгүнүн аткарылышы камсыздалып, тиешелүү бухгалтердик жазууларды жүргүзүү жана бухгалтердик эсепке алуу боюнча дебитордук карыздардын 12 914,3 миң сом калыбына келтирилсин, анын ичинен: Эндокринологиялык борборунда 7,6 миң сом, Бишкек шаардык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунда 27,7 миң сом, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу автобазасында жалпы 4 807,4 миң сом, Министрликтин борбордук аппаратында жалпы 6 506,5 миң сом, Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институтунда социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү 64,1 миң сом, Республикалык калыбына келтирүү борборунда 1 311,4 миң сом, Ысык-Ата район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда 189,6 миң сом.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-б буйругунун негизинде бекитилген, “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” жобонун 7-главасынын “Финансылык активдерди эске алуу принциптери жөнүндө” 3.2-параграфынын юридикалык жактар менен эсептешүүнү эсепке алуу боюнча талаптары сакталбастан, өндүрүлбөй калуу тобокелдигин жаратуу менен 13 370,5 миң сом, анын ичинен: Жети-Өгүз район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору - 362,0 миң сом, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинине караштуу автобазасы - 5 531,4 миң сом, Республикалык соттук-медициналык экспертизалар борбору - 225,1 миң сом, “Спорттук реабилитациялоо борбору менен Республикалык Кыргыз майыштар коому” КБ - 187,0 миң сом, Чүй облусунун мүмкүнчүлүгү чектелген жана жетим балдардын ден-соолугун калыбына келтирүүчү “Максат” борбору - 1 192,6

миң сом, Республикалык ден-соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору - 496,8 миң сом, Талас райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору - 514,3 миң сом, Ысык-Ата район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору - 1 280,0 миң сом дебитордук карыз пайда болгон.

Сунуштама

Саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилиги тарабынан сатып алууларды жыл аягына калтырбай алдын ала пландоо жана дебитордук карыздардын түзүлүшүнө жол бербөө жагы көзөмөлгө алынсын. Дебитордук карызды жана юридикалык жактар менен эсептешүүнү эсепке алуу боюнча талаптар так сакталсын.

Аныкталды жана корутунду

Кадамжай район аралык оорулардын алдына алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык борбору менен Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Баткен облустук бөлүмү менен макулдашылып бекитилген акылуу кызмат көрсөтүү баа прейскурантынын тарифтеринин ичинен орточо Санитардык-гигиена лаборатория бөлүмү прейскурантынын расчетунда, жалпы сумманын ичинен коммуналдык кызмат үчүн 6,03 сом эсептелген же 4,4%, Санитардык-бактериологиялык лаборатория бөлүмү боюнча жалпы сумманын ичинен коммуналдык кызмат үчүн 9,53 сом эсептелген же 3,5%, Дезинфекция бөлүмү боюнча жалпы сумманын ичинен коммуналдык кызмат үчүн 6,65 сом эсептелген же 5,2% түзгөн. Орточо эсеп менен алганда баа прейскурантынын жалпы суммасынын ичинен коммуналдык кызмат үчүн баанын орточо эсептелгени 4,4% түзөт.

Мекеменин атайын каражаттар эсебине 2024-жыл ичинде 13 272,8 миң сом киреше түшүп, 13 508,5 миң сом чыгымдалган. Орточо эсеп менен алганда жогорудагы бөлүмдөрдөн жыл ичинде 12 847,3 миң сом акча каражаты түшкөн. Бекитилген баа прейскурантына ылайык, жалпы түшкөн кирешеден орточо алуу менен $(12\,847,3 \cdot 4,4\%) = 565,3$ миң сом коммуналдык кызматтар үчүн сарпталууга тийиш. Бирок, мекеме тарабынан жыл ичинде атайын каражаттар эсебинен коммуналдык кызматтар үчүн байланыш кызматына болгону 78,0 миң сом акча каражаты гана жумшалган. Ошол эле убакытта бюджеттик каражаттардын эсебинен жалпысынан (байланыш кызматына - 121,1 миң сом, таза сууга - 185,1 миң сом, электр энергиясына - 436,2 миң сом, газ үчүн - 29,0 миң сом) 771,4 миң сом жумшалган. Жогорудагы көрсөтүлгөн коммуналдык кызматтар үчүн жыл ичинде атайын каражаттардын эсебинен акча каражаты жумшалган эмес (тарифтер сакталган эмес). Жыйынтыгында, коммуналдык чыгымдар бюджеттик каражаттан төлөнүп берилгендиктен, атайын каражаттар эсебинен коммуналдык кызматтар үчүн эсептелген $(565,3 - 78,0)$ **487,3 миң сом** республикалык бюджетке кайтарылууга тийиш.

Сунуштама

Кадамжай район аралык оорулардын алдына алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык борбору тарабынан бюджеттик

каражаттардын эсебинен 487,3 миң сом суммасында коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө фактысы боюнча материалдарды, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы №637 токтому менен бекитилген, Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды (иштерди) көрсөтүү үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибине ылайык чараларды көрүү үчүн, монополияга каршы органдын кароосуна жиберилсин.

“Баштапкы медициналык санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы” (Натыйжага багытталган программа) долбоору

Аныкталды жана корутунду

Натыйжага багытталган программа долбоорун ишке ашырууда, 2024-жылга бекитилген план 316 750,0 миң сомду түзсө, 2024-жылы аткарылган жумуштарга ылайык жетишилген индикаторлорго негиз жалпы 299 341,7 миң сом колдонулуп, 17 408,3 миң сом долбоорду ишке ашыруудагы план тапшырмалар өз убагында аткарылбай кечиктирилгендиги үчүн акча каражаты өздөштүрүлбөй калган.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Натыйжага багытталган программа долбоорун аткарууда бекитилген пландагы убакытка жана акча каражатына шайкеш иш алып барылсын. Долбоорду ишке ашырууга каржыланган акча каражаттарын толугу менен өз убагында өздөштүрүү катуу көзөмөлгө алынсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 47-беренесинин талаптары сакталбастан, Баштапкы медициналык санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программаларында медициналык буюмдарды жана жабдууларды өз убагында жеткирбеген жеткирүүчүлөргө Министрлик тарабынан 255,3 миң сомго (“ДЭМИ” ЖЧК-6,9 миң сом, Кенч Сайентифик ЖЧК-232,2 миң сом, “Нур Холдинг Компани” ЖЧК-4,5 миң сом, “Айрус Трейд-Сервис” ЖЧК-7,9 миң сом, “Тоо Ашкан” ЖЧК-3,9 миң сом) айыптар эсептелинген, бирок өз учурунда мамлекеттик бюджеттин кирешесине которулган эмес.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан “Баштапкы медициналык санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы” (Натыйжага багытталган программа) долбоору боюнча аудит мезгил аралыгында келишимдердин негизинде өз убагында жеткирбеген жеткирүүчүлөрдөн 255,3 миң сом айыптык акча каражатын мамлекеттик бюджеттин кирешелерине которулуп берилсин.

“COVID-19 боюнча шашылыш долбоору” жана “COVID-19 боюнча долбоорун кошумча каржылоо” Долбоорлору

Аныкталды жана корутунду

Долбоорлорду аткарууда, Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы ортосундагы “COVID-19 боюнча шашылыш долбоор” жана “COVID-19 боюнча шашылыш долбоорун кошумча каржылоо”

долбоорлорун каржылоо келишиминде 1.2 коомдук саламаттыкты чыңдоо бөлүмүнүн (vi) пунктунун (е) пунктчасында бар болгон имараттардын ичинде убактылуу мейкиндикти кеңейтүү же убактылуу имараттарды (палаткалар, контейнерлер) орнотуу (капиталдык курулуштан тышкары), Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ортосундагы кызматташуу келишиминин 1.4 Келишиминин алкагында ишке ашырылуучу негизги милдеттердин 5-пунктунда, каражаттар бейтапканалардын имарат ичиндеги физикалык аянттын убактылуу кеңейтүү (мурда бар болгон имараттардын алкагында) же убактылуу курулуштар (мисалы, чатырлар же контейнерлер) үчүн пайдаланылышы мүмкүн, бирок жаңы имараттарды куруу каралбайт деп көрсөтүлгөн болсо, долбоорлорду ишке ашырууда каржылоо келишиминде жана Тараптардын кызматташуу келишиминде көрсөтүлбөгөн капиталдык оңдоолор жана курулуштар, 2024-жылы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу мекемелердин бухгалтердик балансына 104 328,1 миң сом өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине жалпыланган отчет берилгендиги аныкталды.

Сунуштама

Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы ортосундагы “COVID-19 боюнча шашылыш долбоор” жана “COVID-19 боюнча шашылыш долбоорун кошумча каржылоо” долбоорлорун каржылоо келишиминде жана Тараптардын кызматташуу келишиминде көрсөтүлбөгөн багыттар боюнча капиталдык оңдоолор жана курулуштарга жол берген кызматкерлерге чара көрүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

“COVID-19 боюнча шашылыш долбоор” жана “COVID-19 боюнча шашылыш долбоорун кошумча каржылоо” долбоорлорунун аткарылуусунда, 2024-жылы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссиянын кабыл алган чечиминин протоколуна негиз жана аудит учурунда сунушталган табыштамалардын жоктугуна байланыштуу, ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы ортосундагы “COVID-19 боюнча шашылыш долбоор” жана “COVID-19 боюнча шашылыш долбоорун кошумча каржылоо” долбоорлорун каржылоо келишиминде 1.2 коомдук саламаттыкты чыңдоо бөлүмүндө COVID-19 менен ооругандарга көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу жана саламаттыкты сактоо кызматкерлерин жана бейтаптарды коргоо максатында (i) дары-дармектер, медициналык материалдар жана жабдуулар; (ii) жекече ооруканалардагы интенсивдүү терапия бөлүмдөрүнө жабдуулар жана материалдар менен камсыз кылуу каралган болсо, 2024-жылы COVID-19 менен ооругандарга көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу жана саламаттыкты сактоо кызматкерлерин жана бейтаптарды коргоо максатына шайкеш келбеген

компьютер, ноутбук, планшет сатылып алынып, анын ичинен: Республикалык иммунопрофилактика борборуна 4 704,0 миң сомдук 64 даана ноутбуктар (сумка+мышь); Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине 1 479,0 миң сомдук 10 даана планшет; Республикалык иммунопрофилактика борборуна 5 956,5 миң сомдук 164 комплект компьютерлер; Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментине 195,4 миң сомго 3 даана ноутбук, жалпы 12 334,9 миң сомдук негизги каражаттар Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу мекемелердин балансына өткөрүлүп берилгендиги аныкталды.

Сунуштама

Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы ортосундагы “COVID-19 боюнча шашылыш долбоор” жана “COVID-19 боюнча шашылыш долбоорун кошумча каржылоо” долбоорлорун каржылоо келишиминде көрсөтүлгөн медициналык материалдар жана жабдуулардан сырткары сатылып алынган компьютер, ноутбук жана планшеттерди сатып алуу чечимин кабыл алууга жол берген комиссия мүчөлөрүнө чара көрүлсүн.

Аудитор

П.С. Батиров

КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 токтому менен бекитилген “Оор жумуштар жана зыяндуу же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө” жобо

№	Мекеме		Жалпы сумма (миң сом)
3-пунктунда "Оор, зыяндуу, эмгек шарттары кооптуу өзгөчө башка жумуш орундарынын тизмеги жумуш орундары аттестациялангандан кийин Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын типтүү тизмегине (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) ылайык жамааттык келишимде же кесиптик бирлик же кызматкерлердин башка өкүлчүлүктүү органы менен макулдашуу аркылуу иш берүүчү тарабынан бекитилген айрым документтерде каралат" деп белгиленген. Бирок мекемелер жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун айрым талаптары аткарылбай же Оор, зыяндуу, эмгек шарттары кооптуу өзгөчө башка жумуш орундарынын тизмеги жумуш орундары аттестацияланбай төлөп берилген			
1	Ысык-Көл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору	1 185,2 миң сом	1 185,2
2	Акматкан Молдогазиев атындагы Бишкек медициналык колледжи	архивариус, китепкана башчысы, китепканачы кызматкерлерге 56,7 миң сом, социалдык фондго 9,8 миң сом чегерилип	66,4
4	У. Жапаров атындагы Кочкор район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору	эпидемиолог, паразитолог, бактериолог врачтарга жана алардын жардамчыларына, санитардык-бактериологиялык жана санитардык-гигиеналык лабораториялардын врач лаборанттарына, лаборанттарына, санитарка кызматкерлерине жана дезинфекторго 2024-жылдын сентябрь айына чейин 797,6 миң сом, социалдык фондго 137,6 миң сом чегерилип, ашыкча чыгымга жол берилгени аныкталды.	935,2
5	Нарын район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору	3 лаборант-врач, лаборант, санитарка кызматкерлерине жана эпидемиологиялык бөлүмүнүн врачтары, врачтын жардамчыларына 1 298,7 миң сом эмгек акыга үстөк эсептелинип, социалдык фондго 224,0 миң сом чегерилип, жалпы 1 522,7 миң сом ашыкча чыгымга жол берилгени аныкталды.	1 522,7
6	Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институту	8 653,0 миң сом	8 653,0
7	КРнын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары	1 005,1 миң сом, соцфондук төлөмдөр 173,4 миң сом	1 178,5

	каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти (КТУ)		
8	Базар-Коргон райондор аралык ден-соолукту калыбына келтирүү борбору	53,9 миң сом, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнө 9,3 миң сом чегерилген, же жалпы 63,2 миң сом чыгымдалган.	63,2
“Типтүү тизмекке” кирбеген			
9	Кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден-соолугун калыбына келтирүү борбору	10 кызматкерге (техникалык тейлеп иштеген жана кенже тейлөөчү персонал) жалпы 105,1 миң сом кошумча төлөмдөр негизсиз эсептелип, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнө (17,25%) 18,1 миң сом чегерилген, же жалпы 123,2 миң сом чыгымдалган.	123,2
10	Ош шаардык балдарды жана үй-бүлөнү реабилитациялоо адистештирилген борбору	18 кызматкерине (административдик-башкаруу, техникалык тейлөө жана кенже тейлөөчү персоналы) жалпы 301,6 миң сом, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнө 52,0 миң сом	353,6
11	Ош облустук соттук-медициналык экспертөө борбору	15 кызматкерине (административдик-башкаруу, техникалык тейлеп иштеген персоналга ж.б.) 707,8 миң сом кошумча төлөмдөр эсептелип, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнө 122,1 миң сом	829,9
12	Жалал-Абад областтар аралык ден-соолукту калыбына келтирүү "Бакыт" борбору	5 кызматкерине (техникалык тейлеп иштеген жана кенже тейлөөчү персоналга) 18,5 миң сом кошумча төлөмдөр эсептелип, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнө 3,2 миң сом чегерилген	21,7
13	Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык кан борбору	9 пунктунун талаптарына шайкеш келбестен жумушкерлер үчүн кошумча төлөм, буйругу жок 4 860,9 миң сом, соцфондук чегерүүлөр 838,5 миң сом төлөмдөр жүргүзүлгөн.	5 699,4
14	Ысык-Ата район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору	Жобонун талаптары аткарбастан, тиешелүү чечимдер менен оор, зыяндуу, эмгек шарттары кооптуу өзгөчө башка жумуш орундарынын тизмегин аныктабай туруп, 2024-жылы жалпысынан эмгек акы фондусунан 2 372,4 мин сом кошумча төлөм, социалдык фонд үчүн 409,2 миң сом өлчөмүндө чегерилген жана ошондой эле 627,9 миң сомго сүт алынып берилген. Жалпы негизсиз чегерүүнүн жана сатып алуунун көлөмү 3 409,5 миң сомду түздү.	3 409,5
	Жалпы сумма		24 041,5

2022-жылдын 16-апрелиндеги № 102-буйругуна негиз Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2022-жылдын 10-октябрындагы №1201 буйругу жана “2023-2024-жылдарга карата саламаттык сактоо уюмдарыны үчүн жеке керектөөлөрүнө электр, жылуулук энергиясына жана жаратылыш газын бекитүү” жөнүндө 2024-жылдагы 27-январындагы №82 буйругунун талаптарын аткаруу боюнча

№	Коммуналдык кызматтар	Бекитилген чектөө өлчөмүнөн ашып кетүү	Сумма (миң сом)
Электр, жылуулук энергиясын жана газ чектөө өлчөмүнөн ашкан			
1	Чоң-Алай райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору	Электр энергия - 5,1 миң кВт/саат	10,4
2	Ош медициналык колледжи	Электр энергия - 18,2 миң кВт/саат	76,0
3	С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун түштүк филиалы	Электр энергия - 12,9 миң кВт/саат	46,0
4	Нарын медициналык колледжи	Электр энергия - 6,4 миң кВт/саат	24,4
5	БШМСЭКБ	Электр энергия - 2,13 миң кВт/саат	8,8
6	Каракол район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору	Электр энергия - 13,0 миң кВт/саат	53,5
7	Сокулук район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору	Электр энергия - 5,0 миң кВт/саат	21,5
8	Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим-изилдөө институту	Электр энергия – 29,5 миң кВт/саат	117,9
9	Спорттук реабилитациялоо борбору	Электр энергия - 14,8 миң кВт/саат	58,8
10	И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы	Электр энергия - 14 211,0 миң сомго, газ– 795,3 миң сомго	15 006,3
11	Электрондук ССБ	Электр энергия - 71,4 миң кВт/саат	294,5
12	Наристе бала бакчасы	Электр энергия - 77,9 миң кВт саат суммасы 314,1 миң сом, жылуулук энергия - 1 199,8 миң Гкал суммасы 1 654,6 миң сом	1 968,7
13	Талас медициналык колледжи	Электр энергия - 7,7 миң кВт/саат	31,0

14	Талас райондор аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө Борбору	Электр энергия- 28,6 миң кВт/саат	109,0
15	Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кзмл департаменти	Электр энергия - 97,5 миң кВт/саат	244,0
16	Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Адамдын репродукция боюнча Кыргыз илимий борбору	Электр энергия - 122 миң кВт/саат	459,6
17	Студенттердин шаардык дарылоо-профилактикалык поликлиникасы	Электр энергия - 16,277 миң кВт/саат	67,3
	Жалпы сумма		18 597,7
Санкциялар салынган			
1	Баткен райондор аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору	Электр энергиясын пайдалануу эрежелерин бузгандыгы үчүн айып пул салынды	237,6
2	Балдарды реабилитациялоонун жана үй-бүлөнү колдоонун борбору	Жылуулук энергиясынын төлөмдөрү убагында төлөнбөгөндүгүнө байланыштуу туум (пеня) эсептелинген	63,5
	Жалпы сумма		301,1